

З.Ж. Мамбетова



МЕКЕН ТААНУУ

2

Каждый день

**З. Ж. МАМБЕТОВА**

**МЕКЕН ТААНУУ**

**ЖАРАТЫЛЫШ  
ЖАНА БИЗ**

**2-класс үчүн окуу китеbi**

Кыргыз Республикасынын  
Билим берүү жана илим министрлиги  
тарабынан бекитилген

Бишкек – 2015

ББК 26.89 я 721

М — 22

**Мамбетова З. Ж.**  
Мекен таануу. Жаратылыш жана биз:  
2 кл. үчүн окуу китеbi. — Б., 2015.—96 б., ил.

ISBN 9967-10-079-6

М 4306020900-15

ББК 26.89 я 721

ISBN 9967-10-079-6

© Мамбетова З., 2015

## АТА ЖУРТ

Жаш досум! Сен Кыргызстандын кайсы жеринде жашайсың? Мүмкүн чалкыган касиеттүү Ысык-Көлдүн жээгингедирсін. Сары өзөн Чүйдө туулуп өстүңбү, же Манас атабыз жердеген Кеңкол Таластансыңбы? Же Ат-башы, Нарын, Алай, Жумгал тарапта тоо койнунда жашайсыңбы, же берекелүү Ош, Жалал - Абад аймагынансыңбы? Же дүйнөгө белгилүү кооз жерлер - Сары-Челек, Арстанбап жактансыңбы?

Кайда жашасаң да, касиеттүү кыргыз жеринин кайсы бурчунда жүрсөң да, ата-бабаң жашап, өзүң туулуп-өскөн жериң - Ата журутун болуп эсептелет.

Эмнеге Ата журт деп аталат дәэрсін.

Илгери-илгери чоң аталарыбыздын ар кимиси өзүнчө жер ээлеп, боз үй тигип, мал багып жашаптыр. Улам башка жерге журт каторуп көчүп-конуп турушчу экен. Көчүп кеткендөн кийин боз үйлөрдүн орду байкалыш турчу. Мындай жерди эски журт деп коюшкан. Жашап турған жер - журт деп аталған.

Ата журт - атам жашаган жер, атамдын журту деген сөз. Туулуп өскөн жериң - сенин Ата журутун. Ал жерде чоң аталарың жана алардын чоң аталары жашап өткөн. Сен ошол жердин суусун ичиp, абасынан дем алып чоноюп келе жатасың. Биринчи жолу тоону, сууну, жерди, чөп-чарды, чымчыкты, көпөлөкту, асманды, жылдызды, Ай менен Күндү туулган жериден көргөнсүн. Суунун шылдырап акканын, күштүн сайраганын да ошол жерден уккансың.

Дүйнө жүзүндө ар кандай жерлер көп, бирок туулуп өскөн жер баарынан кымбат. Ал жерде ата-энен туугандарың, досторун бар. Башка жакка барсаң бир аз күндөн кийин үйүнө, өз жерине кеткиң келет, ойногон жерлеринди сагынасың. Мекенди коргоо-ар бирибиздин ыйык милдетибиз!

## **Ырды жатта.**

### **ТУУЛГАН ЖЕРГЕ**


*Сөзү Ж. Мамбеталиевдики  
Обону Б. Тургумбаевдики*

Туулган жерим, асыл турагым,  
Сезимимде өчпөс чырагым.  
Симфония болсоң сен эгер,  
Нота болуп сага турайын.

Кереметтүү күүлөр куюлуп,  
Кулагымда турат угулуп.  
Туулган жерим сенде турбайбы.  
Айтып бүткүс кооз сулуулук.

1. Ата - журт деген эмне, эмнеге андай аталат?
2. Ата - журутун кайда, ата-бабаң кайда жашаган?
3. Туулган жер жөнүндө кандай ыр билесин?
4. Эмне үчүн Ата журтту ыйык деп эсептейбиз?

## БИЗ ЖАШАГАН ЖЕР



"Мекен таануу" дептерине төмөнкү суроолорго жооп жаз. Билбегенинди ата эненден, чоң-ата, чоң эненден сурал билип ал.

1. Сен жашаган жер эмне деп аталат? Эмнеге андай аталац калган?

2. Силер жакта кандай тоолор бар? Кандай суу агат, көл барбы? Кандай токой өсөт? Жайлоо барбы?

3. Эмне өстүрүлөт? Элдер эмне жумуш кылат?

4. Эгер шаарда жашасаң, ал кандай шаар?

5. Кандай тарыхый эстеликтөр бар?

Анда эмесе, жашап турган жерибизди үйрөнүүгө саякатка чыгалы. Жашаган жериң эмнеси менен даңталат?

Топторго бөлүнүп, өзара ангемелешкиле .

"Биз жашаган жер" темасында сага эмне кызыктуу болду? Жерин, элиң жөнүндө кандай маалымат топтодун?

Дагы эмне билгىң келет?

Дептерге районундун аталышын жаз. Областындын аталышын жаз. Өз областындағы суулардын, көлдөрдүн тоолордун аталышын жаз.

«Ата-Журтум - сыймыгым» деген темада ангеме түз.

## КҮЗ КЕЛДИ

(Экскурсия)

Биз жакка күз келди. Күздүн келишин кантып байкайбыз? Адегенде күн салкындай баштайды. Эмне үчүн? Себеби күндүн нуру биз жашаган жерге азыраак тийип калды. Күзүндө айлана-чөйрө кандай көрүнүштө? Карап көргүлөчү, чөптөр саргайып куурап калыптыр.

Бактарды карагылачы, жалбырактар саргайыптыр, кээ бири кызғылтым, кээ бири күрөн. Алар түркүн түстө жана эң эле сонун көрүнөт. Жайында ар кандай курт-кумурскалар көп эле.

Бактын боорунда тарбаландаган күрөн курт-кумурскалар аркы-терки чуркашчу.

Чегирткелердин түсү жашыл болуп, чөптүн арасынан онойлук менен байкалчу эмес. Көпөлөктөр гүлгө конгондо гүлгө окшоп калар эле.

Биз артынан кубалап:

Кон-кон көпөлөк,

Кайда учасың көкөлөп,- деп ырдаганда, ал бизди алдайм деп гүлгө кончу. Биз аны гүлдүн арасынан таппай калабыз да, кайра учуп жөнөгөндө гана көрөбүз.

Бакты, чөптүн арасын, жерди карап издең көрөлүчү, курт-кумурска бар бекен? Алар кайда кеткен? Аарылар да көрүнбөйт. Кыбыраган жандыктар кайда жашынып калышты? Эмне үчүн жок болушту? Алар чөптүн ширесин соруп жашачу. Күз келгенде чөптөр куурады, жалбырактар күбүлүп түштү. Эми аларга тамак жок. Курт-кумурскалардын көбү ачкадан өлөт. Тыңыраактары бактын кабыктарынын астына, конулдарга кирип алып, кыймылдабай уйкуга киришет. Кумурскалар ийиндин теренине кирип, топтолуп алып укташат.

Күзгө маал айрым күштәр кайдадыр бир жактарга учуп жөнөштөт. Жайлата балапандары торолуп, учуга жарап калат.

Алар эмнеге кетип жатышат? Кайда барышат?



Экскурсияга чыкканда чөптөр куурап калганын көрдүн, күрт-кумурскаларды издең таппай койгонсун. Ойлоп көрчү. Эми канаттуулар эмне жейт? Күрт-кумурскалар жок, алар ачка боло баштайт. Суукта ачкадан өлбөс үчүн чогулуп алып, жылуу жактарга кетишет.

Мындай күштарды "келгин күштар" дешет. Себеби алар жазда кайра кайтып келишет. Чабалекей, кара чыйырчык, булбул, күкүк, торгой, жылкычы чымчык бизге келгин күш.

## КУШТАР КЕТТИ

Чабалекей жакшы эле.  
Жарышып кууп ойносок  
Бүгүн келип карасак  
Уясы турат, өзү жок.  
Кара чыйырчык жакшы эле  
Жарышып кууп ойносок  
Кайда кеткен балдары,  
Уясы<sup>калып</sup> өзү жок.  
Күз келгенде баарысы  
Чогуу кеткен алыска.  
Кышкы кийим жок экен,  
Болбойт экен калышка.  
Бизден кеткен келгин күш  
Жакшы жерге консо экен.  
Кайра бизге келгэнче  
Аман-эсен болсо экен.

*A. Осмонов*

Айланада жашыл түс аз, адырлар, талаалар бүт саргыч түскө өтүптур. Жер эне саргайып, алтынга окшоп калыптыр.

Күркүрөгөн күз айы,  
Мөмө-жемиш бышкан чак.  
Шилекейди куюлтуп,  
Шириндиги суктантат.

Күз келип, Жер эне берекесин төкту. Бардык жерде мөмө-жемиштер, жашылчалар жыйналат. Демек, тамак-аш мол болот, дасторкондун бетинде түркүн жер-жемиштер жайнайт. Бактагы алма, алмурут, кара өрүк, жангак жана башка мөмөлөр текши бышып жетилет.



## Суроолор жана тапшырмалар

Күз жөнүндө аңгеме түз. Күзүндө айлана-чөйрөдө кандай өзгөрүүлөр болду?

Чөптөр, бактар кандай өзгөрдү? Күрт-кумурскалар эмнеге азайды? Алар кайда кетти? Күздө кандай жумуштар жасалат? Күз айларын ата? Эмне үчүн канаттуулар күздө башка жактарга учуп кетишет?

## **АТА МЕКЕНИМ - КЫРГЫЗСТАН**

Биздин Ата мекенибиз - Кыргызстан, тоолуу өлкө.  
Кыргызстанда көп улуттуу элдер жашайт. Кыргыз мамлекети  
азыркы учурда дүйнө элдерине таанылууда.

Өлкөбүздүн гимни, туусу жана герби – анын өз алдынча  
мамлекет экендигин билдирет.

Гимнди ырдай бил!

### **КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГИМНИ**

*Сөзү: Ж.Садыков, Ш.Кулуевдики,  
Обонуу: К. Молдобасанов, Н.Давлесовдуку*

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар,  
Элибиздин жаны менен барабар.  
Сансыз кылым Ала-Тоону мекендей,  
Сактап келди биздин ата-бабалар.

**Кайырма:** Алгалай бер кыргыз эл,  
Азаттыктын жолунда.  
Өркүндөй бер, өсө бер,  
Өз тагдырың колунда.

Байыртадан бүткөн мүнөз элиме,  
Досторуна даяр дилин берүүгө.  
Бул ынтымак эл бирдигин ширеткен,  
Бакыт нурун төгөт кыргыз жерине.

**Кайырма:** Алгалай бер кыргыз эл,  
Азаттыктын жолунда.  
Өркүндөй бер, өсө бер,  
Өз тагдырың колунда.

Аткарылып элдин үмүт-тилеги,  
Желбиреди эркиндиктин желеги.  
Бизге жеткен ата салтын, мурасын,  
Ыйык сактап, урпактарга берели.

**Кайырма:** Алгалай бер кыргыз эл,  
Азаттыктыгын жолунда.  
Өркүндөй бер, өсө бер,  
Өз тагдырың колунда.

**Гимн** - мамлекетти, өлкөнү дәнктаган салтанаттуу ыр. Ар бир өлкөнүн өз Гимни болот. Гимн майрамдарда ырдалат. Ошондой эле күн сайын таң заарында жана түнкү saat 12 де радиодон берилет.

**Гербди кайдан көрдүң эле?**

**Гербдеги сүрөттөрдүн атальшынын жаз.** Туудагы сүрөттөрдүн атальшынын жаз.

**Туунун сүрөтүн тарт, бое.**



## **МЕНИН ШААРЫМ**

Бишкек - Кыргызстандын борбору. Ал Чүй өрөөнүндө, Кыргыз Ала-Тоосунун этегинде жайгашкан. Шаарга ар дайым тоо тараптан жел согуп, таза аба келип турат. Шаарды аралап Ала-Арча, Аламудүн дарыялары, Чон Чүй каналы агат.

Азыркы кундө Бишкекте ар кандай кооз имараттар салынууда. Базарлар жана дүкөндөр көбөйүп, Республиканын туш тарабынан жана дүйнө жүзүндөгү ар кайсы өлкөлөрдөн элге керектүү буюмдар алышып келинет. Бишкекте эл аралык соода байланышы өнүгүүдө. "Ош", "Аламудун", "Дордой" аттуу чоң базарларда ар дайым эл көп болот.

Бишкек - илим-билимдин жана маданияттын борбору. Жогорку окуу жайларында көп сандаган жаштар окуп, билим алышууда.

Кыргыз филармониясы, драм театр, опера балет театры, цирк, куурчак театры да Бишкекте жайгашкан. Шаарбызыз күндөн күнгө өсүп-өнүгүүдө. Жаны үйлөр курулуп, көркүнө көркөн көшүлүуда. Келечекте Бишкек мындан да кооз, чон шаар болмокчу.

**"Менин шаарым" деген аңгеме түз.  
Ата мекен - ар бир адам үчүн ыйык.  
Мекенибизди сүйолу жана ардактайлы.**

## КАСИЕТТҮҮ МЕКЕНИМ – БАБАМ МАНАС ЖЕРГЕСИ

Кыргыздар илгертен Ата журтту касиеттүү деп эсептешкен. Ошондуктан алыс жакка кетпей, кайда болсо да Ата журтуна кайрылып келишет.

Кыргыстанда касиеттүү жерлер көп. Мисалга эле Таласты алып көрөлү. Талас тоолуу келип, жаратылышы кооз жер. Тоолору, токойлору көркөм. Суулары таза, абасы адамга жагымдуу. Жалпы кыргыз журту сыймыктанган Манастын күмбөзү да Талас шаарына жакын, "Манас" чокусунун" тушунда жайгашкан. Таласта "Манастын ташы", "Манастын булагы", "Манастын күмбөзү" бар жана башка Манаска байланыштуу жер аттары көп кездешет.

Ошондуктан Таласты Кыргыстандагы касиеттүү жерлердин бири деп атоого болот.

«Манастын күмбөзү», «Манастын булагы», «Манас эпосу», деген сөздөрдү колдонуп текст түз.




## СУЛАЙМАН ТОО

Ош шаарынын так орто ченинде, Ак-Буура суусунун жээгинде занқайган бийик тоо турат. Ал – Сулайман тоосу.

Сулайман тоосу тууралуу ар кандай легендалар жана жомоктор айтылып жүрөт. Эл аны "Сулайман пайгамбардын тактысы" деп да коюшчу. Тоо чындыгында эле падышанын тактысына окшоп, абдан сүрдүү көрүнөт.

Тоодо ар кандай табышмактуу жерлер, үнкүрлөр кездешет. Алар азыр эл сыйынуучу мазарларга айланган.

Сулайман тоосуна дүйнөнүн ар тарабынан туристтер келип турат.



## КЕРЕМЕТТҮҮ ЫСЫК -КӨЛ

Жалпы кыргызстандыктар  
Ысык-Көлү менен сыймыктанышат.

Кыргызстанга келген туристтер  
Ысык - Көлдүң көрмөйүнчө  
кетишипейт. Көлдүң суусу ушунчалык  
тунук. Алыстан көпкөк болуп укмуш  
сонун көрүнөт. Асман да көк, көл  
да көк болуп, көлдү тегерете ак  
мөңгүлүү тоолор курчап, кереметтүү  
көрүнүштү берет. Карай берип,  
көлдүң кооздугуна көзүң тойбойт.



## **ЖЕРИМДИН СУУСУ – ДАРЫ**

Кыргыз жери суулары менен атактуу. Ар бир өрөөндө мөнгүдөн агып келген суулары бар. Суулар кошуулуп отуруп көбөйүп, чоң дарыяларды түзөт. Нарын, Чүй, Ак-Буура, Жазы, Көкөмерен дарыялары - жериздин көркү.

Кыргызстанда Ысык-Көл, Чатыр-Көл, Соң-Көл, Сарычелек аттуу атактуу тоо көлдөрү бар. Көп жерлерде жер алдынан дарылык касиети бар булактар агып чыгат.



## **БУРАНА**

Тарыхый эстеликтер бизге элибиздин өткөн замандагы турмушу тууралуу көп нерсени баяндайт.

Таластагы Манастын күмбөзү, Оштогу Бабырдын үйү, Ат-Башыдагы Таш-Рабат, Кошой-Коргон, Алабукадагы Шах-Фазилдин күмбөзү, Өзгөндөгү жана Токмок шаарынын жанындагы мунаралар илгерки замandan калган эстелик болуп эсептелет. Булардан тышкary, ар бир өрөөндө эстеликтер учурашы мүмкүн. Анда эмесе, Токмок шаарынын жанындагы мунаранын сырын чечмелеп көрөлү.

Бурана мунарасы турган жай "Баласагын шаар урандысы" деп аталат. Бул шаар урандысы Токмок шаарынан 12 километр жерден орун алган. Археологдор казганда, бул жерден ар түрдүү карапалар, идиштер, кооз оймо-чиймелүү кирпичтер көп табылган.

Мунара турган жер өз учурунда өнүккөн шаар болгон. Төөгө жибек жүктөгөн соодагерлер ушул шаарга тыныгып, токтоп өтүшчү экен. Илгери бул жерде Каракан мамлекети болуп, борбору Баласагын шаары аталган.

Каракан мамлекетинин тушунда илим-билим, маданият өнүккөн. Токмоктогу, Өзгөндөгү мунаралар ошол кездеги Каракан мамлекетинен калган эстелик болуп эсептелет.

### Тапшырма

Кыргызстандагы таанымал жерлер жөнүндө маалымат топто жана аңгеме түз.

Топторго белүнүп, Кыргызстандагы кооз жана таанымал жерлер тууралуу аңгемелешкиле.





## ЖАРАТЫЛЫШ ДЕГЕН ЭМНЕ?

Жаратылыш дегенде биз жайлоону, тоонун арасын, карагай-черди, көк- кашка дарыяны, анын жээгиндеги токойду, же көлдү элестетебиз."Кыргызстандың жаратылышы кооз деп башка өлкөдө жашагандар абдан кызыгышат.

Бизде тоо көп. Тоонун бетинде карагай, арча, четин, кокту-колотторунда карагат, бөрү карагат, ит мурун, шилби, табылгы жана түркүн дары чөптөр өсөт.

Тоолордун чокусундагы аппак мөңгүлөрдөн миң-сандал суулар агып чыгып дайраларга кошулат. Суунун жээктеринде чычырканак, жапайы талдар, бадал өсөт.

Демек, жаратылыш - биз жашаган жердин тоо-ташы, тоюю, суусу, чөп-чары жана жаныбарлары турбайбы!

Асман, Күн, жылдыздар да жаратылышка кирет. Биз дем алган аба, ичкен суубуз дагы жаратылыш. Демек, бизди жаратылыш курчап турат.

Адамдар тамак-ашты, кийимди жана башка жашоого керектүү көп нерселерди жаратылыштан алат. Мисалы, буудайды өстүрүп дан, дандан ун, ундан нан жасалат.

Үй багып, сүтүн саап ичебиз. Биз кийип жүргөн

күйимдердин көбү жүндөн, паҳтадан, жибектен, териден жасалған.

Бир буюмду тандап, анын эмнеден жасалғанын айтып бер.

Жаратылыш жандуу жана жансыз жаратылыш деп бөлүнөт. Адамдар, жаныбарлар, өсүмдүктөр - жандуу жаратылыш болуп эсептелет. Алар дем алат, азыктанат, өсөт, көбөйшөт, жашоо-тиричилик үчүн аракеттенишет.

Чөптөр, бактар, кыймылдабайт, алар жандуу жаратылыш эмес дейсиңер. Бирок алар да азыктанат, болбосо өспөйт эле да.

Ал эми Күндү, жылдыздарды жер бетиндең тоо-ташты, аска-зооканы, кумду, сууну жансыз жаратылыш дейбиз. Алар дем албайт, азыктанбайт, өспөйт жана көбөйбөйт.

### Тапшырма

Төмөндөгү сөздөрдү оку. Топурак, кум, коён, уй, чычкан, булут, таш, жылдыз, кой, алма, чөп, ай, күн, тоо.

Жандуу жаратылышка киргендерди өзүнчө, жансыз жаратылышка киргендерди өзүнчө таблицага жаз.

Жандуу жаратылыш	Жансыз жаратылыш

Айлананды карап, жандуу жаратылышка кирген нерселерди ата.

Жансыз жаратылышка кирген нерселерди ата.

Адам жасаган нерселер кайсылар?

Жандуу жаратылышка жана жансыз жаратылышка мисал келтирип, алардын айырмасын жазып көрсөт.

## ЖЕР ЖАНА КҮН

### Жаратылыштагы өзгөрүүлөр

Ар дайым күн менен түн алмашып турат. Күн тоодон чыгып, жогору көтөрүлүп, асманда жылып отуруп, анан тоолордун ары жагына батып, түн кирет. Бизге ар дайым Күн асманда жылып бара жаткандай сезилет.

Күн чыкканда жер бети жылыйт, гүлдөр ачылат, чөптөр куллупрат. Айбанаттар да күнгө кактанат.

Күндү жаңынан көрөбүз. Силер ар дайым күндүн сүрөтүн тартасыңар. Түн ичинде капкаранғы болуп эч нерсе көрүнбөй калат, суук боло түшөт. Адамдар, айбанаттар уйкуга кирет. Демек, Күн бизге жарық жана жылуулук берет. Жерде Күнсүз жашоо жок.

Эмне үчүн күн жана түн болот? Түн киргенде Күн кайда кетет? Анткени Жер айланып турат. Жердин айланганы бизге билинбейт. Ал акырын айланат. Биз да Жер менен кошо айланабыз. Биз жашаган жер Күндү карап турганда биз жакта күн болот. Жер тынбай айланана берет. Ошентип күн менен түн ар дайым кайталанып турат.




### Тажрыйба.

Глобусту айлантып, биз жакка күн жана түн болгон учурду көрсөт.

### Суроолор

1. Күнсүз жашоону кандай элестетесин? Айтып бер.
2. Эмнеге күн менен түн алмашып турат?
3. «Күн», «Түн», «Сутка» деген сөздөрдү салыштырып айырмасын түшүндүр.

## ЫСЫК ЖАНА СУУК, ТЕРМОМЕТР



Биз ар дайым ысыкты жана суукту сезебиз. Жайында күн ысык болот.

Сууну отко койсо, ысып отуруп кайнап чыгат. Ал эми кышында суулар тоңт, биз үшүбүз. Абанын температурасын телевизордан күнүгө айтып турушат.

*Температура деген эмне?*

Айланы чөйрөбүздүн канчалык ысык же суук экени тууралуу сез болгондо температуралын эске алабыз

Температураны өлчөгөн курал термометр деп аталат.

Термометрдин ичиндеги айнек түтүкчөдө сымап деген зат бар. Ысыганды сымап жогору көтөрүлөт, ал эми муздаганда төмөн түшөт.

Сымап нөлдөн жогору жылса жылуулукту, ал эми төмөн жылса суукту билдирет.

### Тажрыйба жасап көрөлү.

1. Адегенде термометрди ысык сууга салалы, сымап жогору көтөрүлөт.

2. Термометрди муздак сууга салсак, сымап төмөн түшөт.

Термометрдеги сандар шкала деп аталат. Ал градусту көрсөтөт. Градус канчалык ысык, же канчалык суук болгонун көрсөтөт. Мисалы, адамдын денесинин температурасын ченесе, дайыма 36 градус болот. Ал эми ооруп калганда дененин температурасы 37-38 градуска көтөрүлөт.

Суунун температурасы 100 градуска жеткенде ал кайнайт. Ошентип, термометр жылуулукту жана суукту өлчөп алууга жардам берет.

## **Суроолор жана тапшырмалар**

Термометр кайсы учурда колдонулат?

Температураны өлчөөнүн кандай кереги бар?

Эмне үчүн абанын температурасын ар дайым өлчөшөт?

Бөлмөнүн жана сырттын температурасын өлчөп, салыштыр.

Температура, термометр, сымап, градус деген сөздөрдү колдонуп текст түз.

**Сөз үйрөн:** термометр, температура, сымап, градус.

## **ЖЫЛ МЕЗГИЛДЕРИ**

Күн артынан күн, түн артынан түн өтүп, көп күндөрдөн кийин жай, күз келип калат, күздөн кийин кыш түшөт. Кыш да көпкө созулбай, бат эле жаз келет.

Жыл мезгилдери жаз, жай, күз, кыш деп бөлүнөт. Алар биринин артынан бири кезектешип келет. Же андай эмеспи? Кышында жай келип калышы мүмкүнбү? Андай болбойт. "12 ай" деген мультфильмди эске түшүрөлүчү.

Бул мультфильмде эси жок ханыша кызы. Кышында "байчекей терип келгиле" деп элди кыйнайт. Акылман насаатчысы: "Ханышам, кышында гүл болбойт", - десе, эрке кызы каарданып: "Менин буйругум боюнча азыр жаз келсин, ким мага байчекей терип келсе, алтын берем", - деп жар салдырат. Муну угуп бир ачкөз аял өгөй кызын токойго байчекейге жөнөтөт.

Жетим кыз бороондо үшүп, араң баратып оттун жанында отурган 12 адамга кезигет. Алар жылдын 12 айы экен. Кызга боору ооруп, алар жазды чакырышат.

Заматта жаз келип, кыз байчекей терип алат. Сулуу жигит – февраль айы кызды жактырып калып, ага шакек берет да, башыңа кыйынчылык түшсө шакекти жерге ыргытып:

Шакек, шакек тоголон,

Артындан чуркап отуруп,



От боюнда мен болом, - десен, ар дайым сага жардамга келебиз деп узатат.

Кыз үйүнө кетет. Байчечекейди ханыша кызга берип, өгөй энеси алтынга ээ болот. Бирок, тигилердин кызыгуусу артып, ушундай суукта өскөн гүлдү көргүсү келишет.

Жетим кызды "байчечекей алып кел" деп дагы жумшап, артынан аңдып жүрүп отурушат. Жетим кыз токойдун арасына келип, шакекти жерге таштап:

Шакек, шакек тоголон,

Артындан чуркап отуруп,

От боюнда мен болом, - дегенде, кыздын артынан аңдып келаткандардын баары: ханыша нөкөрлөрү менен, өгөй эне кызы менен отту тегеректеп отурган адамдардын жанына келип калышат. От жанында отурғандар 12 ай болчу. Алардын ичинде кыш, жаз, жай, күз айлары бар эле.

Алар келгендерди абдан үшүтүп, жазалап: "Мындан кийин билип жүргүлө, кышында гүл өспөйт, кыш чыкмайынча жаз келбейт. Жылдын 4 мезгили болот. Алар: кыш, жаз, жай, күз. Ар мезгилде үч ай бар. Жыл мезгилдери ар дайым өз ирети менен кайталанат", - деп узатышкан экен.

1. Бир жылда канча ай бар?
2. Бир жылда канча мезгил бар?

3. Жыл мезгилдери кандай айырмаланат?
4. Сага кайсы мезгил жагат? Өзүңде жаккан жыл мезгили жөнүндө аңгеме түз.

**Жаратылыш, жер жана құн, ысық жана суук, жыл мезгилдери жөнүндө әмне билдиңер? Топторго болунып аңгемелешкиле.**

## ЖЕР ЭНЕ

Ойноп жүрүп айланандан көптү көрөсүң. Эмнеге жаз, жай, күз, кыш келип, бирде ысық, бирде суук? Эмнеге құн, әмнеге тұн болот? Чымчыктар кантит үя салат? Бак кантит өсөт, адамдар әмнеге мал бағат? деп ойлоноорсун. Сенде мындан башка да толуп жаткан суроолор бар.

Биз жашаган Жер кандай сонун! Дүйнө жүзүндө ар кандай жерлер көп. Дайыма кыш болуп турған өлкөлөр, әч нерсе өспөгөн ысық чөлдөр бар. Ошол жакта да элдер жашайт. Алар әмнеге башка жакка көчүп кетишипейт? Себеби адамга туулган жери кымбат.

Жерден чөп өсүп чыгат. Чырпық сайсан өсүп бак болот. Жерден өсүп чыккан чөпту кой, уй жеп семирет. Чөп жок болсо, мал ачкадан өлмөк. Сүт, эт, май жана башка тамактар жок болмок. Демек, чөпту, малды, жан-жаныбарды, адамды жер бағат. Ошондуктан Жер эне деп айтылат.

Жер абдан чоң. Жер бетинде ар кандай өлкөлөр, тоолор, токойлор, талаалар, чөлдөр, суулар бар. Жердин кичирейтилген үлгүсүн "глобус" дейт. Биз жашаган жер - Кыргызстан глобустан чекиттей гана болуп көрүнөт.

1. Эмне үчүн Жер эне дешет?
2. Глобустан Кыргызстанды көрсөт.
3. "Жер эне" деген аңгеме түз, сүрөт тарт.

## ӨСҮМДҮКТӨРДҮН АР ТҮРДҮҮЛҮГҮ ЖАНА ОКШОШТУГУ

Өсүмдүктөрдү атап көрөлүчү. Алма, өрүк, чие, алмурут, анар, жангак, картөшкө, сабиз, капуста, пияз, каакым, терек, роза... Ушулардын бардыгы өсүмдүк. Алар жерден, топурактан өсүп чыгат. Демек, ошолордун баары Жер эненин балдары.

Түркүн-түркүн чөптөр жана гүлдөр бар. Өсүмдүктөр эң эле ар түрдүү. Аларды чөптөр, бадалдар, бак-дарактар деп үч топко бөлүшөт. Сабагы ичке жана ийилчээк өсүмдүк чөп өсүмдүгү болуп саналат.

Сабагы жоон, бутагы катуу, бийик өскөн өсүмдүктөр дарак деп аталат. Ал эми чөптөн чоң, бактан кичине, майда сабактары жерден көп сандап тараپ өскөн өсүмдүктү бадал дейт. Мисалы, карагат, ит мурун, чычырканак, табылгы, сирень бадалга кирет.

### Тапшырма

Өзүн билген өсүмдүктөрдүн аталышын жаз жана окуп бер.

Толуктап оку.

Д . р . к      б . д . л      ч . п

Дептерине чөптүн, бадалдын, дарактын сүрөтүн тарт.



## ӨСҮМДҮКТҮН ТҮЗҮЛҮШҮ



Өсүмдүктөр ар түрдүү, бирок окшош жактары да бар. Тапкылачы, эмнеси окшош? Ушунчалық ар түрдүү болсо да алардын баарын өсүмдүк деп аташат.


Дарак менен чөптүн эмнеси окшош? Алардын жалбырактары жашыл. Чөптүн да, бактын да тамыры, сабагы болот.

Чөптүн сабагы жана тамыры кичинекей, ал эми бактын сабагы кандай? Тамырычы? Кээде ал тарбайып жер бетине чыгып калат, абдан чон.

Ошондой эле гүл, мөмө, урук бардык өсүмдүктө бар.

## ГҮЛ

Гүл ар кандай болот. Кээ бир гүлдөр бажырайып, кызылтазыл, кооз, кээ бири жыттуу. Айрым өсүмдүктөрдүн гүлү майда болуп бизге көрүнбөйт.



## ТАМЫР ЖАНА САБАК

Өсүмдүктөр тамыры менен суу ичет, сабагы сууну жалбыракка, гүлгө жеткирет.

### ЖАЛБЫРАК

Жалбырактар ар түрдүү. Жалбыракты карасаң, андан жипке окшогон майда торчолорду көрөсүн. Бул сабактын уландысы. Ал тарамыш деп аталат. Тамыр топурактан суу ичет. Суу сабакка өтөт, сабактан жалбырактагы тарамыштардын ичине ағып келет. Ошентип жалбырак дагы суу ичиp калат.

Жалбырак күндү жакшы көрөт, дайыма күнгө жүзүн тосот. Ал күндүн жарыгынан күч-кубат алат. Сен жеген мөмө-жемиши, жашылчадагы ширин даамдуу затты адегенде жалбырак топтол, анан мөмөгө берет.

### МӨМӨ ЖАНА УРУК

Мөмөнүн ичинде урук бар. Урукту жерге көөмп койсо, кичинекей өсүмдүк өсүп чыгат. Мөмө гүлдөн пайда болот. Жазында алма, өрүк, чие жана башкалар гүлдөгөнүн көргөнсүн. Гүлдөр күбүлүп түшүп, ордуна көк тоголокчолор пайда болот. Ал - мөмө.

**Билип ал!**

**Өсүмдүктөрдүн бардыгында сабагы, жалбырагы, тамыры, гүлү, мемесү, уругу болот.**

### Тапшырма

Гүл, жалбырак, тамыр, мөмөнүн сүрөтүн тарт. Жалбырактын, гүлдүн, тамырдын түрлөрүн жыйнап,

салыштырып көр. Жалбырактын тарамышын кара. Сүрөтүн тарт.

### Суроолор

1. Өсүмдүк азыктанабы, суу ичеби?
2. Жалбырак, сабак, тамырдын кандай мааниси бар?
3. Мөмө эмнеден пайда болот?
4. Өсүмдүктүн түзүлүшү кандай? Өсүмдүктөрдүн түзүлүшүнүн окшоштугун далилдегиле.

### Дептерине жаз:

Өсүмдүктөрдүн окшоштугу	Өсүмдүктөрдүн айырмасы

# АТА МЕКЕНИМДИН БАЙЛЫГЫ

## ЖАШЫЛЧАЛАР ЖАНА МӨМӨ-ЖЕМИШТЕР

Ата мекенибиз Күнөстүү Кыргызстан деп аталаат. Себеби жерибизге күндүн нуру жакшы тиет. Жерибиздин топурагы асыл, сусу мол. Булардын бардыгы ар түрдүү жашылчалардын, жемиштердин өсүшүнө жакшы шарт түзүп берет.



Ошондуктан Кыргызстанда жашылча, жемиштердин түрү көп. Эмнени мөмө, эмнени жашылча дейбиз, тактап алалычы. Мөмө-жемиштердин мөмөсүн жейбиз. Алар өрүк, карагат, чие, алмурут, алча, анар, жаңгак жана башкалар.

Мөмөнү бактан терип алабыз. Адегенде бактын көчөтү отургузулат. 3-4 жылдан кийин алар чоңоюп, даракка айланат. Алма, өрүк, чие, шабдалы жазында бажырайып ак, кызғылтым гүл ачат. Бир аз күндөн кийин гүлдөрү күбүлүп түшүп, ордуна жашыл тоголокчолор пайда болот. Быша элек алманын, өрүктүн даамы кандай? Кычкыл болот. Бара-бара булар кызырып, саргайып, жайында же күзгө жуук таттуу мөмөгө айланат.

Сабиз, капуста, картөшкө, пияз, туруп, шалгам, помидор, бадыраң жашылчаларга кирет. Алар мөмөгө окшоп ширин

эмес. Жашылчалардын, жер-жемиштердин түрү көп. Адам аларды ар түрдүү ыкмалар менен өстүрөт.

## Суроолор жана тапшырмалар

1. Кайсы мөмө-жемиштерди билесин? Алардын атالышын жаз жана окуп бер.
2. Жашылчалардын атальшын жаз жана окуп бер.
3. Силер жакта кайсы жашылчалар жана мөмө-жемиштер есөт? Атальшын жаз жана окуп бер.
4. Жашылча менен мөмө-жемиштерди салыштырып, айырмасын жана окшоштугун белгиле.

### Үрдү жаттап ал:

Жашылчанын ичинде,  
Жайнаган курт-кумурска.  
Ошондуктан мөмөнү,  
Жууп жешти унутпа.

### Табышмакты тап:

Сырты жаргак менен капиталган,  
Ичине кызыл карагаттар сакталган. (а . . р)  
Кабат-кабат кийинген,  
Жамгыр жааса сүйүнгөн. (к а)


"Байчечекей" журналынан



## БУУДАЙ ЖӨНҮНДӨ ЖОМОК

Илгери-илгери буудайдын бир даны жерге түшүп калып өнөт. Ага суу жетпей суусайт. Жанына кандайдыр бир чөп өсүп алып, тамырына чырмалып, топурактагы сууну жана азыкты бербей, шимирие берет. Ошентип, буудай алсырап, куурап жерге жыгылайын деп калат.

Сылап өткөн желге, учуп өткөн күшкүй кайрылып жардам сурыйт. Бирок алар буудайдын үнүн укпай, өз жолу менен кете беришет.




Күндөрдүн биринде адам өтүп бара жатып, буудайдын жанындагы чөпту тамыры менен кошо сууруп салат. Адамга ыраазылыш билдирип, буудай башын ийип таазим кылат да, кулпунуп бир аз жандана түшөт. Адам аны сугарып, бага баштайт. Буудай бой керип өсүп, дан алат. Күзүндө алтындай дандарын адамга берет. Адам аны катып коюп, ар дайым жазда эгип, эмгектенип өстүрүп, сугарып, отоп, жылда түшүм ала турган болуптур.

Буудайдан ун тартып, ундан нан, май токоч, боорсок, печеные, торт жасап, балдарын багат экен.

Буудайдын данынан ун жасап алыш үчүн жаргылчакты ойлоп табышыптыр. Кийинчөрээк тегирменди ойлоп чыгарышат. Жаргылчакка караганда тегирмен абдан ыңгайлуу болот, ун тезирээк жана көп тартылат. Кийинчөрээк жер-жерлерде ун комбинаттары иштей баштайт.

Талкан жасаш үчүн арпаны сокуга салып, сокбилек менен күйшөйт. Ошентип, нан, талкан жасаш үчүн адамдар ар кандай нерселерди ойлоп табышкан.



Нан жасаш үчүн көп эмгек жумшалат. Ошон үчүн элдин баары нанды кадырлашат. Күкүмдү жерге таштабай, "убал болот" деп терип коюшат. Буудай, арпа, күрүч, таруу, жүгөрүдөн дан алынат. Дан алынчу өсүмдүктүү кыргыздар эгин дешет. Эгин өстүрүлгөн жер эгин талаасы деп аталат.

**Билип ал!**

**Буудайдан, арпадан, жүгөрүдөн ун, талкан даярдалат.  
Ундан нан, талкандан жарма, таруудан бозо жасалат.**

### Суроолор жана тапшырмалар

1. Нан эмнеден жасалат?
2. Жаргылчак, соку, сокбileк, тегирмен ун, талкан, буудай, арпа, эгин, бозо, жарма деген сөздөрдү колдонуп, текст түз.
3. Силер жакта эгин талаасы барбы? Эгиндин кайсы түрү өсөт? Алардын аталышын жаз жана окуп бер.
4. Буудайдын, арпанын, күрүчтүн, таруунун, жүгөрүнүн дандарын бири-бири менен салыштыр.
5. Алардын ичинде эмне бар экенин кесип көр.

### Сөз үйрөн:

Жаргылчак, соку, сокбileк, тегирмен, эгин, дан, эгин талаасы.

## ПАХТА

Пахта бардык жерде өспөсө да, аны жакшы билебиз. Себеби кебезди ар дайым көрүп жүрөбүз. Пахтадан жасалган кийимдерди киебиз. Талаада аппак пахта ак гүлгө окшоп бажырайып ачылып турганын көрдүң беле? Пахта Ош, Жалал-Абад аймагындагы, Кара-Суу, Ноокен, Араван, Базар-Коргон, Сузак жана башка райондордо өстүрүлөт.

Пахтачылар абдан чыдамкай, эмгекчил адамдар.



Алар күн ысыкта пахтаны отоп, суюлтуп, сугарып талаада жүрүшөт. Құзұнда пахтаны терип алышат. Аппак тоодой пахта үйүлөт. Пахтаны заводго ташып келишет да, чигитинен тазалап бөлөт.

Чигит деген пахтанын уругу. Чигитте май көп, аны сығып май алышат. Биз тамакка кошкон пахта майы чигиттен алынат. Пахтаны ийрип жип жасашат, жиптен кездеме токыйт. Кездемени түркүн боёктөрго боёп, андан кейнөк, халат тигип дүкөндөрдө сатышат. Биз кийип жүргөн кийимдердин көбү, марли, бинт, шайшеп, сүлгүлөр пахтадан жасалган.

Пахтанын сабагы да баалуу, ал куураганда куурай болуп калат. Аны элдер жыйнап алып, отко жагышат.

Пахта ушундай асыл өсүмдүк. Ал бизге кийим, май, отун берет. Бирок ошонун баары талыкпаган эмгек менен келет.

## Суроолор

1. Пахта кайда өсөт?
2. Чигит деген эмне?
3. Эмне үчүн элдер пахта өстүрүшөт?
4. Пахтадан эмне алынат?

## Тапшырмалар

1. Пахтаның сүрөтүн тарт.
2. Ўйундөгү пахтадан даярдалган буюмдарды таап, алардын аталышын дептерине жаз.

**Сөз үйрөн:** чигит.



## ТАЛААЛАРДА ЭМНЕ ӨСӨТ?

**Алып баруучу:** Бүгүн биздин класста балдар-кыздар мелдешет.

Ким көбүрөөк таба алат, талааларда эмне өсөт?

**Кыздар:** Буудай, картөшкө, жүгөрү, сабиз...

**Балдар:** Дарбыз, таруу, помидор...

**Алып баруучу:** Туура. Бирок булар негедир аралашып кетти. Эгер бул өсүмдүктөрдү түргө бөлсөкчү?

**Бир бала:** Таттуу өсүмдүктөр. Ачuu өсүмдүктөр.

*(Баары күлүшөт.)*

Алып баруучу: Кандай дейсиңер, туура айттыбы, же...

Үндөр: Жок, жок!..

Бир кыз: Минтип бөлүнбөйт. Дан өсүмдүктөрү, анан жашылчалар болуп бөлүнүшү керек.

*(Буудай баштаган дан өсүмдүктөрү келишиет.)*

Айрып-таанып биле албай,

Кээ бир балдар чаташат.

Бизди болсо илгертен,

Аштык эгин аташат.

*(Көкүрөктөрүнө ар кандай эгиндин сүрөттөрү  
тартылган балдар кезектеше жар салышат.)*

Мен - буудаймын!

Мен - сулумун!

Мен - таруумун!

Мен - құрұчмұн!

Мен - арпамын!

Мен - кара буудаймын!

Алып баруучу: Кана эмесе, балдар, араңардан кимиңер айтасыңар, булардан кандай тамак жасалат?

Жооптор: Буудайдан - нан.  
Таруудан - көжө.  
Күрүчтөн - палоо.

Алып баруучу: А арпа, сулу, жүгөрү, кара буудайданчы?

Жооптор: Булар негизинен малга тоют катары колдонулат.

Бир кыз: Бирок кара буудай, арпа, жүгөрүдөн токоч жасоого да болот.

*(Аңғыча көкүрөктөрүнө жашылча өсүмдүктөрүнүн сүрөттөрү тартылган балдар келет.)*

### Ырдашат:

Талаа көркү жайкысын,  
Ар бир жанды суктантат.  
Шилекейди куюлтуп,  
Мөмө-жемиш бышқан чак.

Үн: Бирок ошол силерди ушинтип кулпунткан ким?

Жашылчалар: Албетте, дыйкан.

*(Ийнине кетмен көтөргөн дыйкан кирет.)*

Дыйкан: Табияттын касиеттүү кубаты болбосо, мен эгин-тегинди, мөмө-жемишти өстүрө албайт элем. Алар эмнелер экенин өзүңөр айткылачы, балдар.

Үндөр: Күн! Суу!

Дыйкан: Туура таптыңар.

### Баары ырдашат:

Эгер булар болбосо,  
Өмүр кантип гүл ачмак.  
Кудурети түгөнүс  
Күнгө, сууга ыракмат!

Ачкан адам ушу экен  
Жашообуздун башатын.  
Баарыбызга бак берген  
Баба дыйкан жашасын!

T. Самудинов

## АДАМ ӨСҮМДҮКТӨН ЭМНЕ АЛАТ?

Өткөн темаларда жашылчалар, мөмө-жемиштер жөнүндө окудуң. Нан, күрүч, талкан кайдан алынарын, пахтадан кийим-кече жасаларын билдин. Ширин мөмөлөр, жашылчалар, нандын түрү, таттуу печенъелер, айрым кийимдериз өсүмдүктөн алынарын билдин.

Трактор менен жер айдалап, урук себебиз. Ар бир өсүмдүктүн уругунан кайра эле ошол өсүмдүк өсүп чыгат.

Сугарбаса, бакпаса, алар куурал жок болот. Ошентип, адам эрте жаздан күзгө чейин бапестеп баккан өсүмдүктөр күзүндө түшүмүн тартуулайт. Ошон үчүн кыргыздар "Эр эмгегин жер жебейт" деп коюшат.



Адам багып өстүргөндөрдү маданий өсүмдүктөр деп аташат. Ал эми жер бетин каптап, экспесе, сугарбаса деле өсүп турган өсүмдүктөрдү жапайы өсүмдүктөр дешет.

Жапайы өскөн чөптү мал жейт. Адам чөптү чаап, жыйнап, үйүп кышка сактап көйт. Кышында жер бетин кар басканда, малга чөп берип багат. Демек, өсүмдүктөр малга азық болот.

Өсүмдүктөр абаны тазалайт. Айлана-чөйрөгө кооздук берет. Өсүмдүктөрдүн көбү дарылык касиетке ээ. Адам өзүнө керектүү көп нерселерди өсүмдүктөн алат. Үйдөгү эмеректер, эшик-терезелер дарактын жыгачынан жасалган.

Китең-дептерлердин кагазы да жыгачтын таарындысынан жасалат.

Үйдүн ичине ар кандай гүлдөрдү өстүрүп алууга болот. Сонун жыттанган атыр гүл, кызыл гүл ачкан герань (каз таман), бадал түрүндөгү кытай розасы, тикенектүү кактус жана башка түркүн гүлдөр үйдү кооздойт.

Үйдө дары өсүмдүк - алоэ өсөт, пиязды, лимонду да өстүрүүгө болот. Адамдар жайында көчөлөргө, эс алуу жайларына, үйлөрдүн алдына ар кандай кооз гүлдердү өстүрүшөт, майрамда бири-бирине белекке гүл тартуулашат. Демек, өсүмдүктөр кооздук учун да керек.

## Суроолор жана тапшырмалар

1. Маданий өсүмдүк деген эмне? Өзүң билген маданий өсүмдүктөрдү аталышын жаз, окуп бер.

2. Жапайы өсүмдүк деген эмне? Өзүң билген жапайы өсүмдүктөрдү атааталышын жаз, окуп бер.

3. Адам өсүмдүктөн эмне алат?

4. Өзүң билген дары чөптөрдүн аталышын жаз.

5. Сен эмнени өстүргүң келет.

**Сөз үйрөн:** маданий өсүмдүк, жапайы өсүмдүк.

## ӨСҮМДҮКТҮН ӨСҮШҮНӨ КЕРЕКТҮҮ ШАРТТАР

Өсүмдүктүн өсүшүнө керектүү шартты түзсө, алар кышында да өсөт. Сыртта суук, бөлмөдө жылуу. Ошон үчүн үйдө гүлдөр өсүп, гүлдөп турат. Пиязды сууга салып, терезеге коюп өстүрүп, кышында көк пиязды колдоно алабыз.

Демек, өсүмдүктүү өстүрүш үчүн аларга керектүү шарттарды жакшы билүү керек. Жаз келери менен бардык жерде өсүмдүктөр дүркүрөп өсөт. Себеби күн жылыды, өсүмдүктүн жалбырактары бажырайыпачылат, гүлдөйт, мөмө байлайт. Демек, өсүмдүктөргө жылуулук керек. Кышында парникте ар кандай жашылчаларды өстүрүп, түшүм алууга болот. Парниктин ичи үйдөгүдөй жылуу болот.

Ошондой эле суу болбосо, өсүмдүк өспөйт.



Карападагы гүлгө көп күн суу куйбай койсо, кандай болорун билесин. Суу жок жерди, суусу көп жерди элестетип, салыштырып көрчү. Сугарылган жер жашыл, ал эми суусу жок жер бопбоз, көрксүз, чөп-чар аз өсөт. Адамдар жерди сугарып, жакшы түшүм альшат. Демек, өсүмдүк суусуз өсө албайт.

Өсүмдүккө зарыл шарттардын дагы бири - жарык. Жарыкты бизге Күн берет. Карападагы гүлдү капкаранғы жерге бир нече күнгө коюп койгулачы, эмне болор экен? Анын


жашыл түсү өчүп, илмейип ичкерет. Ал эмне оорудубу? Суу жетиштүү, топурагы ным, үй жылуу. Көрсө, жарык жетпей жабыркаптыр.

Жарык болбосо, өсүмдүк өспөйт. Алар жарыктан кубат алат. Бөлмө өсүмдүктөрүн карап көрсөн, жалбырактары жарыкты карап турат. Төрөзедеги гүлдүн жалбырактарын караңы жакка каратып койсон, бир нече күндөн кийин жалбырактар өзү эле күнгө буруулуп калат.

Күнкараманы билесиңбى?  
Аны эмнеге күнкарама дешет?

Себеби ал күндү ушунчалык жакшы көрөт. Гүлү эртеден кечке күндү ээрчилип, эртең менен күн чыккан жакты, кечинде күн баткан жакты карай бурулат. Ошон үчүн аны күнкарама деп коюшат.

Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө керектүү шарттарды түзүү менен адам аларды өстүрүп, өзүнө азык-түлүк камдайт. Өсүмдүккө керектүү шарттарды жакшы билген адисти агроном дейт.



### Билип ал!

Өсүмдүккө жарык, жылуулук, суу, топурак, аба керек. Убагында суу куюп, жакшылап бакса, үйдө гүлдөр эн сонун өсөт. Гүлгө жайында күн сайын, кышында күн алыш суу куюп, жарык жакшы тийген жерге коюу зарыл. Гүлдүн топурагын жыл сайын алмаштырып турдуу зарыл. Эгер гүл өстүргүң келсе, анын бир бутагын алыш, сууга салыш кой. Бир аз күндөн кийин тамыры өсүп чыгат. Ошондо карападагы топуракка отургузуп, суу куюп турсаң, бир күнү дүркүрөп өсө баштаганын көрөсүн.

## **Суроолор**

1. Өсүмдүктүн өсүшүнө кандай шарттар керек?
2. Өсүмдүктүн өсүшүнө керектүү шарттарды билүүнүн кандай зарылдыгы бар?

## **Тапшырма**

Караңғы жерге коюлган жана сугарылбаган өсүмдүктөргө байкоо жүргүз. Аларды жакшы багылган өсүмдүк менен салыштыр.

**Сөз үйрөн:** агроном, парник.

## **Бөлүм боюнча кайталоо**

Кандай өсүмдүктөрдү билесин? Аңгеме түз.

Эмне үчүн өсүмдүктөрдү Жер эненин балдары дейбиз?

# КЫШ

## КЫШ КЕЛДИ

Талаа ак кар жамынды,  
Айыл ак кар жамынды.  
Бак-дарактар ийилип,  
Кыш каарданып чамынды.  
Бак-дарактар ийилип,  
Үйлөр карга көмүлдү.  
Төгөрөктүн төрт бурчу,  
Аппак болуп көрүндү.  
Бак-дарак ак, үйлөр ак,  
Апапакай туш тарап.  
Кебез менен жапкансып,  
Өзүнчө бир салтанат.

*A. Карасартов*

Биз жакка кыш келди. Түнү менен кар жаап, жер бети аппак болуп калыптыр. Тоолор, талаалар бүт ак кар жамынды. Суулардын бетине муз тонду, эми суук болот.

Шекер десем, шекер эмес,  
Жаз келгенче кетер эмес.

Бул эмне, тапкылачы? Ал кар. Өзү шекерге окшоп ак, жаз келгенче кетпейт.

**Билип ал!**

**Кыштын кычыраган суук мезгилиин кыргыздар "чилде" дешет. Чилде 40 күнгө созулат. 25-декабрда чилде түштү, 5-февралда чилде чыкты деп коюшат.**

Кышында терезеге ар кандай сонун сүрөттөр чиймеленип қалат. Ал - **kyroo**. Терезедеги буу тоңгондо кыроо пайда болот. Бактарга бубак турат.

Ийнэси жок, жиби жок,  
Терезеге сайма сайдым,- деген табышмакты "кыроо"  
деп тапсаңар болот.

**Кышкы оюндар абдан кызыкттуу. Бирок, эсинде  
болсун! Байкабасаң колу-бутунду үшүтүп, суук тийгизип  
алышың мүмкүн. Жылуу кийинип, бутунду жылуулап  
жүрүшүң зарыл. Эгер бутун суу болсо, дароо үйүңө барып  
курганың кел!**

### **Суроолор жана тапшырмалар**

1. Чилде, кыроо, аяз, суук, коңки, чана деген сөздөрдү колдонун ангеме түз?
2. Чилде канча күнгө созулат?
3. Кыш мезгилине тиешелүү сөздөрдү жаз.

**Сөз үйрөн:** чилде, кыроо, аяз, бубак.

### **КАР МЕНЕН МУЗ**

Жайында жамғыр, мөндүр жаачу эле, кышында ар дайым кар жаайт. Эмнеге андай? Жамғыр да, кар да булуттан түшөт. А эмне үчүн кышында кар жаайт? Себеби кышында суук, жамғыр булуттан жерге түшүп келе жатканда тоонуп карга айланып калат.

Кар жумшак, аппак шекерге окшош. Жылт-жулт этет, басса кычырайт. Колго кармаса эрип, сууга айланат.

Демек, кар деле суу турбайбы. Силер кардан киши жасап койсонор, суукта тура берет да, күн жылыганда кар киши жок болуп калат. Ал эрип кетти.

Карды үйгө алыш келип койсонор, бир аздан кийин ал сууга айланып калат.

Муз катуу, жылмакай жана тунук. Кышында суунун бетине муз тоңот.

Жерге суу төгүп койсоңор, муз болуп калат. Муз тээп ойной турган аяңтчаны өзүңөр деле жасап алсаңар болот. Чакадагы сууну тышкан коюп койсоңор, анын бетине муз тоңуп калат.

Зат	Касиеттери	Түсү	Окшоштугу
Кар	Жумашк	Ак	Эрийт, сууга айланат
Муз	Катуу	Тунук	Эрийт, Сууга айланат

Кар менен муз эрисе, сууга айланат, бирок алар бири-бирине окшобойт, аларды салыштырып таблица түзөбүз.

Кар менен муздан окшоштугу жана айырмасы кайсы?

## ЖАНЫБАРЛАР КАНТИП КЫШТАЙТ?

Тоо арасындагы айбанаттар кышында кантешет? Алардын үйү жок, тамагы жок, сууктан, ачкадан өлүп калышпайбы? Жок, андай болбойт. Кыштанаман-эсен чыгууга алар да аракеттенишет. Аюу, суур, кашкулак чээнге киришет.



Суурдун ийини абдан терен жана көп бөлүмдөрдөн турат. Суур жата турган жерин таза кармайт, алдына жумшактап чөп төшөйт. Аюу, суур, кашкулак жайлата семирип, денесине май топтолп, чээнде жатканда тамак ичпей укташат.

Кышында коёндуң жүнү калың өсүп, ак түскө айланат. Ал жылуу тон кийгенсип үшүбөйт. Карга окшогон ак коёнду карышкыр, түлкүлөр алыстан көп байкабайт. Коён душмандарына жем болбой, ушинтип аман-эсен кыштан чыгат.

Түлкү, карышкырлар кышында желип-жортуп азык издеп жүре беришет. Карышкырлар кышында топтолуп алышат. Короого кирип койлорду жара тартышат. Жебесе да, койду четинен өлтүрө берип, бир короо койду да кырып коюшу мүмкүн.

Түлкү кышында ар кайсы жерде, көрүнгөн бош ийинге кирип түнөйт. Карды шилеп, чычкан уулайт.

Талаадагы чычкандар да кыш бою ийинден чыкпайт.

Карагайлуу, токойлордо тоңкулдак, кайчы тумшук, кашка чымчыктар болот. Тоңкулдак чоң тумшугу менен кабыктын алдындагы курттарды сууруп жеп, жазга чейин даракты тазалайт. Ал – токайдун "доктору".

Кайчы тумшук тобурчактын ичиндеги урукту сууруп жейт, кышында балапан басып чыгарат. Анын тумшугу кайчыга окшош.

## Тапшырма

Жаныбарлардын кышкы тиричилиги жөнүндө ангеме түз, сүрөт тарт.



## АСАНКАЙГЫ



Илгери-илгери кыргыз элинде  
Асанкайгы деген ақылман жашаптыр.  
Ал абдан боорукер болуптур. Жер  
жүзүндөгү жан-жаныбарларга,  
алсыздарга, оорукчандарга ар дайым  
боору ооруп, жардам берчү экен.

Көп кайгыра берген адамды  
элдер "асанкайгы" деп коюшат.  
Көрдүнбү, ошентип Асанкайгы  
бабабыздын аты түбөлүк унтулбай  
айтылып калган.

Жакшыадамдынатынуутулбайт.  
"Кышында жан-жаныбарлар кантит  
кыштайт? Жегенге тамагы жок,  
байқуштар өлүп калат го", деп кайгырчу экен. Анын ыры  
мындай:

Сууга муздал,  
Сөөгү сыйдал.  
Көргүлүктү көргөн чыгар,  
Балык байқуш кантти экен?  
Колун бооруна алыш,  
Коркүп качып жүргөн чыгар,  
Коён байқуш кантти экен?  
Уясын кар баскан чыгар,  
Шору таштай каткан чыгар.  
Муздал карда жаткан чыгар,  
Чымчык байқуш кантти экен?

Биз үшүсөк жылуу кийинебиз, от жагып үйдү  
жылтыбыз. Кышкы суукта жаныбарлар кантет? Алар да  
үшүйбү? Суукта өлүп калышпайбы?

Силер жапайы айбанаттарды кинодон, зоопарктан,  
тоодон эле көрөсүңөр. Эмне үчүн алар айылдын же шаардын  
четинде жок.

Мурда алар көп болгон. Кар калың түшүп, суук

күчөндө кийиктер азық таба албай тоодон айылдын четине келишчү экен. Чоң ата, чоң энелерибиз илгери ошол жаныбарларды көрүп жүрүшкөнүн, алар менен жакын жашаганын айтышат. "Убал" болот деп элдер жапайы жаныбарларга кастык кылышчу эмес.

### **Суроолор жана тапшырмалар.**

1. "Асанкайғы" деген сөз эмнени билдирет? Эмнеге ошентип айтылып калган?
2. Асанкайғынын ырын жатка айт.
3. Асанкайғынын ырына карата өз пикиринди жазып, окуп бер.
4. Кыш темасы боюнча аңгеме түз.
5. Кышкы жаратылышты сүрөттөп айтып бер.

## **ЖАНЫБАРЛАР КАНТИП ЖАШАЙТ?**

*Чакчыгай менен суурдун достуругу  
(Аңчынын аңгемеси.)*

Өңү боз топурак түспөлдөнгөн чакчыгай бир караганда байкалбайт. Ал алыс учпайт. Ошончолук эле жанына күч келсе, бир гана кыр ашат. 10-20 метр жерге учуп-конуп, көбүнчө жөргөлөп жүрөт. Коркунучтуу учурда тике асманга көтөрүлөт. Анда да 20-30 метрден жогору бийиктебейт. Айланы-тегеректи чалгындал, кайра конот.

Суурду аңдыган мергенчилер чакчыгайлуу жерден оолак болушат. Суур маңыроо жаныбар. Эгерде чакчыгай досу болбогондо, илгери эле жок болуп калмак экен. Ал кандайдыр бир дабыш чыкканда, алдыңкы эки бутун бооруна алып, шып тура калып, "чарк, чарк!" этип кыйкырып жиберет. Мындаиды чакчыгай досу канаты менен аны желппип өткөндө гана ийинин карай качат.

Чакчыгайдын уясы суурдун ийининин ичинде болот. Экөө бири-бирине эч качан кол салышпайт. Булар жөнүндө айтылып жүргөн жомок да, аңгеме да бар. Суурдун ийиндери

ийри-буйру болуп, өтө терендең, кайра жердин үстүнкү катмарына көтөрүлөт.

Ар кандай жердин шартына ылайык, келгин күштар жана ошол жерге кыштап калуучулар бар. Биздин жердеги тоо-таштын арасындагы чакчыгайларды чээнге кириүүчүлөр десек болот. Кыштын оор, женилине карата 3-4 ай чээнде жашайт. Чээнге киргендө өзүнүн илгертен берки досу - суурдун жанында кыштайт. Бул экөө жылына тоонун 40 градус суугунда аман-эсен кыштап чыгышат.

Суур чээнде алты ай бою жатат. Булардын ашынган душмандары: түлкү менен карышкар. Алар эрте жазда арыктап, ачка турганда суурдун ийинине өңөй эле кирип кетишет. Мында да анын чакчыгай досу алдына түшүп, жорголоп, ийиндин ичинде таптыrbай кутулушат.

Суур өзү кичине болгону менен күржүндөп күчтүү. Кандай катуу жер болсо да, тез эле казып чыгып кетет.

Суур менен чакчыгайдын жашоосу мына ушундай...

*H. Суванкулов*

### **Суроолор**

1. Чакчыгай суурга кандай жардам берет?
2. Чакчыгайдын уясы кайда болот?
3. Эмне үчүн чычкан менен суур дос болуп калган?

### **ҮЙ КАНАТТУУЛАРЫ**

"Балапан басып чыгарсам" деп чаар тоок көптөн бери камданып жүргөн. Бирок жумурткасын күндө алыш кетишет. Бир күнү ал тоокканага эмес, чөптүн арасына барып жумурткаламай болду.

Ошентип, ал чөптүн арасына 5-6 жумуртка тууду. Анан тооктун мүнөзү өзгөрүлүп, күркүлдөп калды. "Чаар тоок күрп болуп калыптыр" – дешти аны көргөндөр. Тоок балапан басып чыгарарда ушинтип күрп болот. Күрп тоок "күрк-күрк" деп эч жакка кетпей, камкор энедей жумурткаларга үйрүлүп түшөт.

Бир нече күн басып, өзүнүн жылуулугун жумурткаларга өткөрөт. Күндөрдүн бириnde жумурткалардан сары жәжөлөр чыкты. Алар ушунчалық кичине жана сүйкүмдүү экен.

Энесинин артынан калбай чуркашат. Энеси жем таап, чукулдап балапандарын чакырат.

Ошентип, алар жемин айырмалап таап жегенге үйрөнөт. Жөжөнү айры күйрук, кулаалы деген күштар илип кетет, мышык да аңдыйт. Ошон үчүн тоок аларды абдан кайтарат. Коркунуч пайда болсо, канатына катып алат. Ал жөжөлөрдү далай күн бооруна басып жылытып отуруп чыгарган. Ошондо да бир-еки жумурткадан жөжө чыкпай калды. Мындай жараксыз жумуртканы *сасыткы* деп коюшат.

Эгерде күрп тооктун алдына өрдөктүн же каздын жумурткасын коюп койсо, тоок аларды басып чыгарат да, өз балапаным деп ээрчитип алыш, багып журө берет.

Тоок басып чыгарган өрдөк же каздын балапаны чоноё түшкөндө, сууга түшүп сүзүп жөнөйт, ал эми тоок чебеленип: "сууга түшпө, чөгүп кетесин" дегенсип чукулдайт.

Тооктун эркеги короз, ургаачысы мекиян деп аталат.



Өрдөк, каздар суудан бака, балық кармап жешет.

Күрп (индейка) да эң сонун үй канаттуусу. Күрптүн корозу канаттарын жайып алып, каалгып жайбаракат басат.

Адам өрдөк, каз, тоок, күрпкө кам көрүп, жем чачат. Тооккана жасайт, өрдөк, каздарга көлмө жасап берет.

Үй канаттууларынан жумуртка, эт, үлпүлдөк күш жүнүн алабыз

## Суроолор

1. Жөжө кайдан чыгат? Күрп тоок, мекиян, сасыткы деген эмне? Күрп тоок кандай болот?

2. Үй канаттууларын кандай бағат?

3. Үйүндө өрдөк, каз, тоок, күрп бар болсо, аларга байкоо жүргүз.

**Сөз үйрөн:** мекиян, короз, күрп тоок, сасыткы.

## Табышмакты тап:

Таң заарынан кыйкырып,  
Уйкучуну шашылтат.

Койкондогон таажылуу  
Ал кай жандык атын тап.

## ААРЫ

Күн оттой кактап,  
Гүлдөдү бак-шак.  
Аймакты кетти  
Аарылар капитап.  
Гүл берип кубат,  
Ширесин курап.  
Үндердөн миң-сан  
Ызылдайт кулак.

*Ж. Аралбаева*

Сен аарыны көп эле көргөндүрсүн. Далай жолу чактырып да алсан керек. Ызылдап аарынын ачуусу жаман. Бирок балы кандай гана таттуу!


"Аары Майя" деген мультфильмди билесиңби? Ошондо колуна чака кармаган аары кыздын бал чогултуп жүргөнүн көргөнсүн.

Таптаттуу балды аары кантип жасайт деп ойлошуң мүмкүн. Аары гүлдөн-гүлгө конуп, шире сорот. Даамы жакшы гүлдөрдү издеп, алар көп жерлерге учуп барат. Гүлдүн ширеси уюкка келгенче бал болуп калат. Аары балды уюкка толтурат.

Аарынын уюгун көргөнсүнбү? Аарынын уюгу бал чөлөктин ичинде болот.

Үюкта эне аары жана бала аарылар бар. Бал жыйнап учуп жүргөндөр - жумушчу аарылар.

Уячалар дайыма жылуу жана таза. Жумушчу аарылар уюкту тазалайт, желдетет, тешилген жерин бүтөйт, жаңы уя салат.



### Кызык экен, билип ал!

Бала аары кичинесинде куртка окшош болот, ал бал жеп чоңоёт. Бал жыйнаган аарылар өзүнчө бир топту түзөт. Эгерде бир аары гүл көп жерди тапса, бийлеп белги берип, башка аарыларды ээрчитип жөнөйт. Бара турган жер жакын болсо, жөн эле төгөненет, алыс болсо, сегиздик чийип айланат. Башка аарылар анын артынан учуп, гүлдөргө жетет. Адамдар балчелек жасап, жакшы шарт түзүп, аарынын балын алууга үйрөнүшкөн.

## Суроолор жана тапшырмалар

1. Аары туралуу ангемелешкиле: Аарыны сүрөттөп айтып бер. Жумушчу аары эмне кызмат аткарат.
2. Сен жашаган жерде балчелек барбы? Балчелек жөнүндө эмне билесин? Айтып бер.
3. Аарынын уюгу, жумушчу аары, эне аары, гүлдүн ширеси, бал чөлөк, бал деген сөздөрдү колдонуп, текст түз.

## КУМУРСКА

Биз ар кайсы жерден жөргөлөп бара жаткан кумурскаларды көп көрөбүз. Алар кыйма-чийме жүгүрүп, ар дайым шашып жүрүшөт. Уюкка ар нерсе ташып келип, керели кечке жандары тынбай эмгектенишет.



Кумурсканын уюгун көргөндө дароо эле тааныса болот. Пирамидага окшогон кичинекей дөбөчө - кумурсканын уюгу. Анда миндеген кумурскалар чогуу жашайт.

Кумурсканын үйү кандал болот, элестете аласыңарбы?

Үюктүн ичи көп кабаттуу үйдөй. Көп бөлмөлөр жана жолдор бар. Үюктүн ичи жылуу, нымдуу, аба кирип желдеп турат. Үюкта эне кумурска жана бала кумурскалар болот. Эне кумурска жумуртка тууйт. Сыртта жөргөлөп жүрүшкөндөрдүн баары жумушчу кумурскалар. Алар бала багат, уюкту тазалайт, жаңы бөлмөлөрдү курат, жол салат.

Санап отурса, жумуш көп, ошон үчүн дайыма шашып жүрүшө керек. Кәэ бири үй куруш үчүн чөп-чар ташып келе жатса, кәэ бири жегенге курт сүйрөп келет.

Кумурскалар ар түрдүү зыяндуу курттарды, конуздарды, өлгөн жандыктарды жең, айланы чөйрөнү тазалайт.

### Кызык экен, билип ал!

Кумурскалар кәэде өзүнөн чоң конузду сүйрөп бара жатканын көрөсүн. Алы жетпегенине кычкыл суусун бүркүп, эсин оодарып алыш сүйрөп кетет. Буудайдын же арпанын данын жыйнап келип, уюктун ичине жайып кургатып, майдалап ун жасап, балдарына берет. Кышында уюктун түбүнө түшүп, топтошуп укташат.

Уюкту аскер кумурскалар кайтарып, чоочун кумурскаларды киргизбейт.

Бирок кенелер, конуздар уюкка кирип алыш жашап жүрө беришет. Уюкка кириш үчүн кәэ бир конуздар амалданып өлүмүш болуп жатып калат экен. Аны кумурскалар эптеп сүйрөп киришет. Уюкка киргендөн кийин ал жумурткаларды жей баштайт. Сасык жытын бүркүп кумурскаларды жанына жолотпойт. Кумурскалардын жашоо тиричилиги ушундай кызыктуу.


### Кумурсанын уюгун бузба!

## Суроолор жана тапшырмалар

1. Кумурсаны сүрөттөп айтып бер.
2. Кумурска жөнүндө эмне билесин? "Жумушчусунун", "аскеринин" милдеттери кайсылар?
3. Кумурсанын уюгу кандай болот? Сүрөттөп айтып бер.
4. Кумурска кандай пайда келтириет?
5. Кумурсанын жашоо-тиричилиги жөнүндө ангеме түз, сүрөт тарт.

## КӨПӨЛӨКТӨР

Көпөлөктөр лепилдеп учуп, гүлдөн-гүлгө консо, карап туруп кызыгасың. Ақ, сары, көгүш, түркүн түстүү көпөлөктөр бар. Артынан акмалап келип, эми кармайын дегенде таппай каласың. Көрсө, ал гүлгө конуп, гүлгө окшоп байкалбай калат экен. Бир аздан кийин учуп жөнөгөндө гана гүлдүн арасынан чыкканын билесин.



### Көпөлөктөр ыры

Гүл түспөлдеш канаты,  
Гүлгө барып кономун,  
Мен көпөлөк баласы.  
Гүлдүн балын соромун.  
Учуп-конор аймагым,  
Көк менен жер арасы.  
Көбү билбейт гүлдөрдүн,  
Даамы ширин болорун.  
Чымчык көрсөм качамын,  
Кутулганча шашамын.  
Эркин учуп бийлөөдөн,  
Эч убакта талбаймын.

Ж. Садыков

Көпөлөктөрдүн ичинен шайтан көпөлөк өтө зыяндуу.  
Ал түн ичинде жарыкка учуп келет.

## Суроолор жана тапшырмалар

1. Кандай көпөлөктөрдү билесин?
2. Шайтан көпөлөктүн зыяндуулугун айтып бер.
3. Көпөлөктөрдүн сүрөтүн тарт, бое.
4. Көпөлөк жөнүндө жомок ойлоп тап.

## ЧЫМЫН

Чымын учуп-конуп журбөгөн жер жок. Мал короодо кыкка, көчөлөрдөгү ыплас жерлерге конот. Андан үйгө кирип тамак-ашты, идиш аякты булгайт. Адамга оору жугузат. Чымындан кутулуш үчүн короо-жайды, үйдүн ичин таза кармоо, акыр-чикирди жоготуу зарыл.

Чымын, чымын чымылдак,  
Чыга калат дыңылдап.  
Жумуш кылып жаткансып,  
Мурдунаң ырдан кыңылдап,  
Аш-тамакты бүт булгайт.  
Балдар муну жолотпо,  
Үйүндөн айда, ыраактат.

*A. Осмонов*

Жайында эти ачык койсо, чымындар үймөлөктөп дароо эле тууп кетет. Жумурткалар 2-3 күндө соймандогон куртка айланып, эт жеп чоноюшат. Ылайыктуу шарт түзүлсө, курттан чымын чыгат. Чымын ушундай зыяндуу жандык. Адамдар чымынды азайтыш үчүн, үйдүн ичине дихлофос чачышат, анын жыты эң жаман, ден соолукка да зыяндуу. Ошентип, "зыянкечтерди азайтабыз" деп өзүбүзгө зыян келтирешибиз.

**БАЙКАГЫЛА.**

## БАКА ЖӨНҮНДӨ АҢГЕМЕ

### Баканын ыры

Зяяны жок эч кимге  
Тостогой көз бакамын.  
Таш ыргытса тентектер  
Мен ошого капамын.  
Айласыздан көлчүккө  
Кире качам секирип.  
Далдасына көк чөптүн  
Жашынамын бекинип.  
Так салбасын денеме  
Мен балдардан суранам.  
Мага эч ким тийбесе,  
Мен ошого кубанам.

*A. Карасартов*



Мурда бака көп болчу экен. Азыр болсо бака көрүнбөй, чардаган үнү да угулбай калды. Алар кайда кетишти?

Адамдар сазды кургатып, жер айдал, бака жашаган жерлерди ээлеп алышты. Кээде баканы машина да тебелеп кетет.

Бака сууну жакшы көрөт. Уругун сууга таштайт, андан көнөкбаштар өсүп чыгат. Көнөкбаштын башы тегерек, соймондогон күйругу бар, түсү кара. Алар суудагы күрттарды калтыrbай жеп, көлмөнү тазалайт.

"Баканы өлтүрсөнөр, ал силерге заарын чачып каргайт, бетинер чаар болуп калат", "күнөөсү жок жандыкка тийсе, убал болот", - деп мурда чоң энелерибиз насаат айтышчу.

Демек, баканы өлтүрсө, убал болот. Анын эч кандай зияны жок. Алар чымын-чиркейлерди жеп, адамга пайда келтириет.

Бака ушундай пайдалуу жандык. Бака илимге кызмат өтөгөн. Окумуштуулар бакага илимий иштерди жүргүзүшөт. Илимге келтирген пайдасы учүн, Японияда жана Францияда бакага тургузулган эстелик бар.

Баканын жашоосу тууралуу ангемелешкиле.

Эмне учүн баканы коргоо керек? Түшүндүрүп бер.

## ЖЫЛАН

Жыланды көрсөң коркуп кетесин. Чагып алабы деп чочулайсың. Айрым балдар жылан жолукса, таш менен жанчып өлтүрүшөт.

Бирок жыландын баары эле чага бербейт. Ал атайлап чакпайт, чочуп кетсе гана чагат.

Бизде кара чаар, калкан түмшүк, ок жылан деген уулуу жыландар бар. Андан башка жыландардын уусу жок. Илгери жылан көп болуптур.



**Мурда алар боз үйгө, короого сойлоп кирип келишчү экен. Ошондо элдер жыланга айран, сүт чачып ырымдап кетиришчү. Жыландын уюгун "Жыландын ордосу" деп атап, кыргыздар ага эч качан тийчү эмес. "Жыланды өлтүрсө, ордосуна тийсе, алар өч алат, бир жамандык болот", - деп ойлошчу.**

Азыр биз ата-бабаларбыздын насаатын унутуп койдук. Убалдан коркпойбуз, күнөөсүз жандыктарды өлтүрө беребиз. Ошентип, жыландар азайып бара жатат. Анын уусунан дары жасалат.

Ошондуктан жылан медицинага эмблема болуп калган.

Адамдар жылан питомнигинде уу жыландарды багып, уусун алышат. Жыландын уусу тишинде болот. Аны желкесинен кармап, оозун идишке такаса уусу идишке куюлат.

Табыптар кургатылган жыланды "ак дары" деп атап, көп ооруларды айыктырышат. Жылан өзгөчө жандык.

### **Суроолор жана тапшырма**

1. Жылан көрдүн беле, ал кандай болот? Сүрөтүн тарт.
2. Эмне үчүн жылан медицинага эмблема болуп калган?
3. Жыландын жашоо-тиричилиги жөнүндө ангемелешкиле.

**Жомок айт.**

### **БӨЛҮМ БОЮНЧА КАЙТАЛОО**

Эмне үчүн жаныбарларды Жер эненин балдары дейбиз? Жаныбарлардын жашоо-тиричилиги жөнүндө эмне билесин? Окуу китеңтен эмнени окуп билдин? Эмне кызыктуу болду? Ангеме түз. Силер жакта кандай жаныбарлар бар?

# ТӨРТ ТҮЛҮК МАЛ

## МАЛДЫН ТҮРЛӨРҮ

Малды ажырата тааный билүү кыргыз баласы үчүн зарыл милдет. Малдын ургаачы, эркегинин, төлүнүн аттары да ар башка айтылат. Ал тургай ар бириң өзүнө тиешелүү сөз менен чакырат.

### Ырды оку.

#### Мал менен сүйлөшүү

"Кош, кош!" деп койлорду  
Короодон чыгарат.  
"Өш-өш!" деп уйларды  
Өзөндөн сугарат.

"Чөк-чөк!" деп төөлөрдү  
Чуудадан кармашат.  
"Чек-чек!" деп эчкини  
Четинге байлашат.


Мышыкты "мый-мый" деп  
Тоокту "тү-түлөйт".  
Алардын тилин бил  
Итти "күчү-күчү" дейт.  
Уйларды "ов-ов" деп чакырат.

A. Рыскулов

Ошентип, ата-бабаларыбыз ар бир жандыкка карата өзүнчө сөздөрдү арнаган. Биз аларды биле жүрүшүбүз керек.

Адамдар койду көп багат. Кой абдан жоош жаныбар, айдаган жакка басат. Койдун эркеги - кочкор, төлү -козу. Козу бир жаштан ашканда - токту же борук деп аталат. Ургаачысы - токту, эркеги - борук.

Ал эми эркеч деген эмне? Ал-койлорду баштаган теке.



Эркеч ар дайым алдыда жол баштайт, койлор анын артынан ээрчип жөнөшөт. Эркеч аларга жол көрсөткүч боло алат.

Эчкинин ургаачысын - биринчи тууй турганын - чебич, кийинки туутунда - эчки, эркегин - теке, баласын - улак дейт.

Үйдун эркегин - бука, төлүн кичинесинде - музоо, чоңойгондо - торпок дейт.

Жылкынын ургаачысы - бээ, эркеги - айгыр, төлү - кулун.

Төө абдан чыдамкай жаныбар. Кырк күн суу ичпей жүрө алат, тикенекти да жейт. Илгери машина жокто элдер жүктү төөгө жүктөп ташычу. Төөнүн ургаачысын - инген, эркегин - буура, төлүн - тайлак же бото дейт.

Колдон жем-чөп сурабаган асыл малдын бири - топоз. Жайы-кышы тоо-талааларда өз курсагын өзү тойгузуп, калың карды тээп оттойт. Карышкырга да алдыrbайт. Ал бийик тоолордо жашайт. Топоздун төлүн мамалак, эркегин - бука, ургаачысын - инек дейт. Сүтү майлуу болот.

Кыргыз эли малды "ыйык" деп баалап келген. Атабабаларыбыз ар бир малдын өзүнүн пири, колдоочусу бар деп, аларды төмөндөгүчө аташат:


Койдун пири	- Чолпон ата
Үйдун пири	- Зенги баба
Жылкынын пири	- Камбар ата
Төөнүн пири	- Ойсул ата
Эчкинин пири	- Шыбыр ата.

## **Суроолор жана тапшырмалар**

1. Малдын түрлөрүн ата .
2. Ар бир малды өз-өзүнчө топтоштуруп бөлүп жаз: кунаажын, чебич, козу, токту, бээ, торпок, инген, бото, кулун, жылкы, кой, эчки, музоо, улак, кочкор, буура, теке.
3. Ар бириң өз-өзүнчө бөлүп жаз. Улак, козу, бото, тайлак, кулун, музоо, торпок, коделек, мамалак кайсы малдын төлү?
4. Топоз кайда жашайт?
5. Эмне үчүн малдын аталышын билүү керек?

## **АДАМ ЖАНА ЖАНЫБАРЛАР ДҮЙНӨСҮ**

Айлана-чөйрөбүздө адамга үйүр алган айбанаттар жашайт. Аларга адам кам көрөт. Бул жаныбарлар да адамга көнүп калган. Өз үйүнөн алыс кетишпейт. Мисалы, мышыкты алыс жакка алып барып таштаса да, баары бир кайра үйүн таап келет. Иттер үйгө, короого чоочун кишини киргизбейт. Кой, эчки, уй, жылкы, төө, топозду мал дейт.



Эмне үчүн алар кышиында суур, аюуга окшоп ийин казып, чээнге кирбейт, же күштарга окшоп алыс жактарга учуп кетишпейт? Себеби, аларды адам багат. Чоң аталарыбыз илгертен мал багып келишкен.

### Ырды оку.

#### Сүттөн эмне жасалат?

Ойлонун ким айталаат,  
Сүттөн эмне жасалат?  
Андан чыккан тамак-аш  
Кандай-кандай аталаат?  
Сүттү уютуп жасаган  
Ал кайсы аш? Ал а...н.

Бээ сүтүнөн калкыбыз  
Жасаганы кайсы аш?  
Ал к . . . з.

Катык болгон кыш, күздө,  
Ал кайсы аш? Ал с...ө.  
Ансыз ичпейт, баары чай,  
Ал кайсы аш?  
Ал с. . . м. . . м. . .

Ч. Шаршебаев

(Айран, кымыз, сұзмө, сары май.)

Сүттөн айран, сұзмө, курут, быштак, каймак, май, чөбөгө, эжигей деген тамактарды даярдаса болот. Койдун сүтүнөн уютулған айранды жуурат дейбиз. Каймакты сүтүнөн ажырата чалып, сыйзырып сары майды алабыз. Чөбөгөсү өзүнчө бөлүнүп чыгат.

Жайында кой кыркын башталат. Койдун жүнүн машина менен да, кайчы менен да кыркышат. Үймөк-үймөк жүн кыркылат.

Жұндөн кездеме токулат. Кездемеден көйнөк, костюм, палъто тигилет.

Жұндөн шырдак, килем жасалат.

Адам малдан тери алат. Терини ашатып, өндөп, ар кандай буюмдарды: көлдөлөң, чанач, саба, көөкөр, тон жасашат.

Кәэ бирөөлөр коён, түлкү, нутрия багат. Алардын терисинен тумак, тон тигип кийишет.

Адамдар көлмөдө балык багышып, балык чарбасын да түзүшкөн.

Аквариумдагы балыктар үйүбүздү кооздоп бизди кубантат. Иттин пайдасы чоң. Ал үйүбүздү, малыбызды кайтарат. Ошентип, адамдардын жашоо-тиричилиги жаныбарлар менен тығыз байланыштуу.

### Суроолор жана тапшырма

1. Адам баккан жаныбарларды атап бер.
2. Сүттү кайсы жаныбардан алабыз?
3. Жұндұ кайсы жаныбардан алабыз?
4. Терини кайдан алабыз?
5. Эмне үчүн элдер мал багат? Топторго бөлүнүп талкуулагыла.

### Бөлүм боюнча кайталоо

Адамдын жашоо-тиричилигинде жаныбарлардын мааниси тууралуу аңгеме түз. Сен кайсы жаныбарларды баккың келет?




# ЖАЗ

## ЖАЗ КЕЛДИ

### (Экскурсия)

Биз жакка жаз келди! Жаз келгенин кантип билдин? Кар кете элек, чөп чыга элек, гүлдөр жок.

Кышында күн тез батчу. Эми болсо күн эрте чыгып, кеч батат. Демек, күн узарды. Күн асманда узагыраак болуп, Жерге нурун көбүрөөк жибере баштады. Аба да, Жер да жылыды. Биз үшүбөй калдык. Кар эриди. Суукта жер тоңуп калган. Эми топурактын тоңу эриди. Топурактагы өсүмдүктөрдүн тамырларына суу жүгүрүп, бактын бүчүрлөрү көөп калыптыр. Эми алар өсө баштайт. Көрдүнөрбү, жердеги тиричиликті ойготкон Күндүн нуру экен.



### Суроолор

Жаз айлары кайсылар?

1. Сен жашаган жакка жаз келгенин качан байкадың?  
Жаратылыштан кандай өзгөрүүлөрдү көрдүң?
2. Жаз жөнүндө кандай ырларды жана табышмактарды билесин?

## ЖАЗ КАБАРЧЫЛАРЫ

Жер бетинде али кар кете элек. Бирок бактын арасынан күштардын сайраганы угула баштады. Бул кара чыйырчыктар. Мына эми жаз келди десе болот. Алар -жаздын кабарчысы. Кар эрий электе, күн жылый баштаганда эле келип калышат. Жаз келгенин кара чыйырчыктын сайраганынан да билсөнөр болот.

Кара чыйырчыктар алыс жактан учуп келиши. Тоолордун, талаалардын, дениздердин үстүнөн учуп өтүп, абдан чарчашты. Аларга чек ара жок, кайда болсо кете беришет. Бирок туулуп- өскөн жерин унтушпайт. Адашпай кайра таап келишет.

Адегенде кара чыйырчыктын эркеги, артынан ургаачылары келет да, былтыркы уясын ондошот же жаңы уя салышат. Алардын уясын кышында таранчылар ээлеп алышкан. Кара чыйырчыктар чокулап, тиштеп таранчыны кубалайт.

Таранчы ээлеп алган уясынан кеткиси келбейт. Бирок акыры кетүүгө аргасыз болот. Кара чыйырчык таранчыны кубалап чыккандан кийин, аркасынан анын уяга алып келгендерин ыргытат. Таранчы уяга ар нерсени ташып келе берген. Анан уяны ондогонго киришет. Майда бутактарды, жүн, кебез, канат, саман ташып, уянын тешилген жерлерин бүтейт. Уя даяр болгондо, алдын чөп-чар, тыбыт менен жумшактап жумуртка тууйт. Басып жатып, балапандарын чыгарат.

Кара чыйырчык биздин досубуз. Ал зыяндуу курттарды терип жейт, балапандарына чымын-чиркей, курттун түрлөрүн терип келип берет. Аны таш менен урбагыла, уясына тийбегиле! Антсенөр кара чыйырчыктар биз жакка келбей, башка жактарга ооп кетиши мүмкүн.



**Силер уя жасап, бакка илип койгула.**

## ЖАЗГЫ ТӨЛ

Эртең менен ойгонсом, апам мага "козу туулду" деп сүйүнчүлөдү. Мал короого чуркап барсам, бойтойгон апакай козу жатыптыр. Ал жакшы баса албайт экен. Батыраак чоңойсун деп, ага упчу менен бөтөлкөдөн сүт берем. Азырынча кичинекей, бир аз күндөн кийин торолуп чуркап калат. Жаз келгенде мал төлдөй баштады.. Козу улактар көбөйдү. Козу, улак, музоо, кулун кандай гана татынакай! Эмне үчүн козу, улак, музоо, кулун ар дайым жазда туулат? - деп чоң апаман сурадым. "Мал жазда төлдөйт. Бүт жаныбарлар жазда төрөлөт. Чымчыктын балапаны да жазда жумуртқадан чыгат. Ал тургай тээтиги тоонун арасында жашаган жаныбарлар да ушул кезде төлдөп жатат.

Эмне үчүн дегенде, жаз өтүп жай келет. Күн жылыйт. Кышка чейин көп убакыт бар. Чөп-чар, тамак-аш мол болот. Ошентип, суук түшкөнчө айбанаттардын балдары чоңоюп калат. Чоңойгон соң алар суукту тоотпойт. Эгер күздө төрөлсө, кышта суук тийип өлүп калышмак", -деди чоң апам. - Анда козумдун жазда туулганы жакшы болуптур ээ, чоң апа!

- Кыш түшкөнчө козун чоңоюп калат, анан ал кыштан аман-эсен чыгат, - деди чоң апам.

### Тапшырма

"Менин козу-улактарым" деген темада аңгеме түз, сүрөтүн тарт.

### ЖАНЫБАРЛАР КАНТИП ЧОҢОЁТ?

Жаны туулган жаныбарлар кичине, алсыз болот. Алар кантит чоңоёт? Жаныбарлар балдарын кантит багышат?

Козу, улак, музоо, кулун, тайлактар жаны туулганда энесинин сүтүн эмишет. Торолгондо отугат, башкача айтканда, чөп жегенге үйрөнүшөт.

Кой, эчки, уй, жылкы, төө баласын тили менен жалайт,

жыттайт. Уй музоосун коргоп, жанына келген адамды сүзүп ийчүдөй болуп тап берет.

Козу, улактар энесин көргөндө чурулдап маарап, чуркап жөнөштөт.

Силер билгенден коёндуң бөжөгү, суурдуң чөндөлөйү сүтэмип, чөпжешет. Алэмитүлкүнбачикиси, карышкырдың бөлтүрүгү, илбирстин, сүлөөсүндүн, мадылдың тукуму сүт да эмет, эт да жайт. Эт жегендерди жырткычтар дейбиз.

Түлкү бачикилерине чычканды тириүүлөй тиштеп келип берет. Бачикилер чалажан чычканды кубалап жүрүп, кармап жешет. Ошентип, түлкү бачикисин кичинесинен өзүнө тамак табууга үйрөтөт. Түлкүлөр аң уулап кеткенде, бачикилер ийинден чыгып күрөшүп ойношот, эки жакты карап, ар нерсеге сонуркаганы андан бетер кызыктуу.

Карышкылар да жазда төлдөп, бөлтүрүгүн эмизип багышат. Карышкырдың эркегин дөбөт дейт. Дөбөт карышкыр тамак издел кеткенде, эне карышкыр бөлтүрүктөрү менен болот. Бөлтүрүктөр чоңоё түшкөндө ата-эне карышкырдың экөө тен тамак издел кетишет. Силер "Акбараңын көз жашы" деген кинофильмди элестетип көргүлөчү. Бөлтүрүгүн адамдар алып кеткенде, карышкыр кандай абалда болду эле, эстейличи.

## Суроолор

1. Кайсы жаныбарлардың төлү сүт эмет?
2. Чөп жеген жаныбарларды ата.
3. Эт менен азыктанган жаныбарларды атап бер?
4. Кандай жаныбар жырткыч деп аталат?

## Тапшырма

Бөлтүрүк, бачики, мамалак, чөндөлөй, козу, улак, музоо, кулун, чаарчык, тайлак, эмненин баласы, атап бер.

**Сөз үйрөн:** чөндөлөй, бачики, бөлтүрүк, мамалак.

## **ӨСҮМДҮКТӨР ОЙГОНДУ**

Күндүн нуру Жер энени жылтып, топурактын тоонун жибитетti. Топуракта өсүмдүктөрдүн тамыры бар. Тамырлар жибип, аз-аздан суу иче баштады. Суу өсүмдүктүн сабагына жүгүрүп, алар тириле түштү. Кар эрип бүтө электе байчечекей гүл ачты. Бардык жерди көк шибер каптап, жердин бети жашыл килем түрдөнүп калды. Көк чөптө оттоң жүргөн козуулактар кандай сонун көрүнөт!

Каакым, жоогазын, кызгалдактар жазда гүлдөп, талаатүздү, адырларды көркүнө чыгарат.

Бадалдарды, бак-дарактарды карап көргүлөчү. Бүчүрлөрү жыбырап ачылып келе жатыптыр. Бүчүрдөн жалбырак өсүп, аз күндөн кийин бак-дарактар жашыл кийинет. Тал менен терек башка дарактардан мурда бүрдөйт. Сөйкөгө окшогон жашыл гүлдөрүн карап көрсөн болот.

Кийинчөрээк өрүк, шабдалы, алма, алмурут жана башка мөмөлүү дарактар гүлдөйт.

### **Суроолор жана таошырмалар**

1. Силер жакта кайсы өсүмдүктөр гүлдөдү?
2. Өсүмдүктөргө байкоо жүргүзүп, көргөнүндү жазып жүр:
  - а) бүчүрлөр качан бүрдөдү, жалбырактар качан ачылды?
  - б) алма, өрүк, чие ж. б. качан гүлдөдү?
3. Бүчүрдүн, жазгы гүлдөрдүн сүрөтүн тарт.

## **ӨСҮМДҮК ЭМНЕДЕН ӨНҮП ЧЫГАТ?**

Биз жыл сайын жазында короого картөшкө, сабиз, пияз, капуста жана башка жашылчаларды айдайбыз.

Адегенде жерди күрөктөп казабыз, анан тырмоо менен тырмап текшилейбиз. Жер даяр болгондо сабиздин, пияздын жана башка жашылчалардын уругун себебиз. Уруктан

өсүмдүк өнүп чыгат. Картөшкөнү бүтүн бойдон же бөлүп бөлүп көөмп көбүз.

Помидор, бадыран, калемпирдин көчөтүн отургузса же уругун сепсе болот. Дан куурайдын (малина), карагаттын сабагын тамыры менен отургузабыз. Көчөттөрдү тез-тез сугарбаса өспөй калат.

Демек, өсүмдүктүү уруктан жана сабактан өндүрүүгө болот экен.


Бир аз күндөн кийин урук сепкен жерде өсүмдүктөр өнүп чыгат. Жер нымдуу, күн жакшы тийгендиңтен, булар тез өндү, Ал эми кургап калган жерди карасам, али эч нерсе чыкпаптыр. Көлөкө жердегилер да жакшы өспөдү. Демек, өсүмдүккө жарык жана суу керек турбайбы.

### Суроолор жана тапшырма

Өсүмдүктөр эмнеден өнүп чыгат экен? Кургак жерде, көлөкө жерде өсүмдүк кандай өсөөрүнө байкоо жүргүз.

## ӨСҮМДҮКТҮН УРУКТАН ӨНҮП ЧЫГЫШЫ

Топуракка көмүлгөн урукту 2-3 күндөн кийин карасан, өнө баштаганын көрөсүн. Ным топурактагы уруктун тамыры 4-5 күндөн кийин өнүп чыгат. Дагы бир аз күндөн кийин сабагы менен жалбырактары чыгат. Жалбырактар көбөйөт. Сабагы узарат. Кийин гүлү пайда болот. Гүлдөн мөмө өсүп чыгат. Мөмөнүн ичинде урук бар. Бадырандын гүлүн карап көрөлүчү:



Бадыран гүлдөдү.	
Гүлдөн мөмө пайда болду.	
Бышып жетилген бадыран.	
Бадырандын ичинде эмне бар?	

## БАДЫРАҢ ГҮЛДӨДҮ

Бадырандын ичинде урук бар, урукту кургатып эмдиги жылы жазында жерге сепсөң, кайра бадыран өнүп чыгат. Бадырандын уругунан бадыран, помидордукунан помидор, коондун уругунан коон өсөт.

### Суроолор

1. Өсүмдүк эмнеден өнүп чыгат?
2. Мөмө эмнеден пайда болот?
3. Урук кайда болот?

### Тапшырма

Үйүндүн жанына же мектеп аяңтасына урук сээп кой. Дептериңе урук качан себилгенин, уруктун качан өнүп чыкканын, качан гүлдөгөнүн, качан мөмөсү жана уругу пайда болгонун жазып жүр.

## КУШТАР УЯ САЛАТ

Жазда күштар уя салат. Алар чебер куруучулар. Чымчыктын уясын көрдүң беле? Алар уясын чөптөн, самандан, чырпыктан, жүндөн жасайт. Ылай ташып келип, шилекейи менен чаптап шыбайт. Чымчыктын уясы чөйчөккө окшош. Чымчык уяга жумуртка тууп, балапан басып чыгарат.

Эрте жазда келген кара чыйырчыктын үйү бакта болот. Андан кийин келген торгой жерди казып уя жасайт. Торгойдун балапандарын көп учурларда ит, мышыктар жеп кетишет.



Чондугу таранчыдай болгон бул чымчык көбүнчө талаада жашайт. Дайыма эки-экиден чогуу жүрүштөт.

Жылкычы чымчык бадалдын түбүнө жашырып уя салат.

Уя салуу жагынан куркулдайга эч бири тең келбейт. Куркулдай жүн, кыл таап келип, аларды түмшүгү менен токуп, мээлейге окшогон уя жасайт. Уясын шар аккан суунун жээгиндеги бакка илип коёт. Ага эч ким жете албайт. Карга, чар карга, сагызган уяларын бакка салат. Сагызгандар уясын катуу бутактардан токуп, ичин ылай менен шыбап, алдына



жүн, канат салып жумшактайды. Сагызган кээде экиден уя салып, бирине балапандарын багып, экинчисине өздөрү эс алышат.

Ал эми бүркүт адам жетпес бийик аскага уялайды. Анын уясы чоң, туурасы 2 метрге чейин жетет.

Чабалекей адамга жакын, таранчыга окшоп бардык жерде жашайды. Адамдын үйүнө кирип, тамдын бооруна уя салат. Эмне үчүн антет? Ага башка жер жокпу? Себеби, үйгө балапанды жей турган жырткычтар кире албайт. Үйдүн ээси чабалекейдин уясына тийбайт. Ошону билген чабалекей кандай акылдуу! Уядан кулап түшпөсүнүн деп балапандарын бутунан кыл менен байланпайды. Канаттуулар мына ушундай чебер куруучулар. Жумуртка тууп, балапан басып чыгарыш үчүн ар кандай уяларды салышат.



## Суроолор

1. Эмне үчүн канаттуулар уя салышат?
2. Кандай уяларды көргөнсүн?
3. Эмне үчүн чабалекей үйдүн ичине уялайды?

4. Эмне үчүн күштар ця салат? Эмне үчүн аларды чебер куруучулар дейбиз?

### Тапшырма

1. Сүрөттөн куркулдайдын уясын тап.

2. Өзүн көргөн уялардын сүрөтүн тарт.

### Табышмакты тап

Кыш куюп,ылай чылабайт,

Ичи-тышын шыбабайт.

Үйүн укмуш салат,

Бирок колуна аспап кармабайт

(К .....к)

## УБАЛ

Биз бак аралап ойноп жүрүп, ар түркүн уяларды көрөбүз. Уялар бактын башында, бадалдын бутагында, кээде чөптүн арасында болот. Алар чойчөккө окшоп ушунчалык татынакай. Чону да, кичинеси да бар. Чымчыктын колу жок, кантип гана жасады экен уяны?



Уянын ичинде жумурткалар же балапандар болот, кәэде бош калат. Биз жумурткаларды колубузга кармап, кәэде байкабай сындырып алабыз. Кәэ бир балдар атайылап жумуртка сындырып ойношот. Жумуртқадан балапан чыкмак. Бирок эми ал жок. Жумуртқадан чыга электе өлүп калды. Жумуртканы сындырган балдар бирөөнүн өмүрүнө зыян келтиргенин билбей, ойноп кетишти. Балапандын энеси чырылдап: "Адам баласы таш боор турбайбы, досторун да аябайт экен, чырк-чырк", - деп сайрап кала берди.

"Убал" деген сөздү мен бириңчи жолу чоң апамдан уккам. Чымчыктын жана башка жаныбарлардын балдарына тийсе, уясын бузса, бакты сындырса убал болот.

**"Жумуртканы сындырбагыла, балапанды өлтүрбөгүлө, чымчыкты кармап алсаңар шилекей алышып, дос болуп коё бергиле", - деген чоң апам.**

Балапанына тамак ташыган чымчыкты көргөнүңөр барбы? Ата-энеси келе жатканда балапандар чыйпылдап, ооздорун ачып, жем сурашат. Чымчыктар тиштеп келген курт-кумурскаларды балапандардын оозуна салат.

Балапандар тамакка тойбойт, ал эми ата-энеси кыймачийме учуп, керәэли-кечке талаа- түздөн. токойдон, бактан курт-кумурскаларды ташып келе берет. Чымчыктар жеп түгөтүп турбаса, жер бетин курт-кумурскалар капитап кетмек. Алар ушунчалык тез көбөйөт! Жазында келгин күштар кайтып келбесе, курт-кумурскалар чөптөрдү, бак-дарактарды калтыrbай жеп, жер бетин ээн чөлгө айлантмак.

Күштар ар дайым жазда кайтып келишет. Жазды кабарлайт. Адамга жардам берет.

Келгин күштар: кара чыйырчык, чабалекей, жылкычы чымчык, торгой, булбул, күкүк ж. б.

## Суроолор

1. Канаттуулар кандай пайда келтирең?
2. Келгин күштарды тааныйсыңбы? Атап бер.
3. Силер жакта кандай күштар бар?
4. "Убал" деген сөз эмнени билдириет?
5. Эмне үчүн жумуртқага жана балапанга тийбеш керек?

## КҮКҮК УЯ САЛБАЙТ

Уя салып, убара болбогон күштардын бири - күкүк. Күкүктүн сайраганын уктуң беле? Май айынын аяк ченинде<sup>^</sup> кү-күк, кү-күк" деген үндү угасың. Бул күкүктүн эркеги. Ургаачысы "кли-кли" деп сайрайт. Күкүк сайраганда "жай келди" деп коюшат.

Күкүктөр биз жакка майдын аягында, чымчыктардын баары уя салып бүткөндө келишет.

Күкүктөр уя салбайт, жумурткасын башка чымчыктардын уясына тууп коюп кете беришет.

Күкүктөр учуп келе жатканда, чымчыктар чырылдап уясын коргойт. Каарданып, чурулдашат. Мындай учурда күкүк кайра учуп кетет да, бир жерге жашынып аңдып турат.

Чымчыктар жем издең учуп кетээри менен уяга келип, бирден жумуртка тууп кетет.

Ал эми кээ бир чымчыктар күкүк келе жатканда кыргый экен деп коркуп уча качышат. Чымчыктар күкүктүн жумурткасын таанып калса, аны уядан чыгарып



коюшат, же уясын таштап кетишет. Бирок чымчыктар билбей, көп учурда күкүктүн жумурткасын басып чыгарышат.

Күкүктүн балапаны жумурткадан чыгары менен уядагы балапандарды жана жумурткаларды жерге тұртуп түшүрөт. Ошентип уяда өзү гана калат. Ал тез эле чоңоюп, уядан учуп чыгат. Аны чоңойткон чымчыктар аркасынан ээрчиپ, жем ташып келип беришет. Күкүктү өз балапаным деп багып, эс алғанды да унутуп коюшат.

Ошентип, күкүктөр өз балапанын бирөөгө бактырат. Уя салып, балапан чыгарып, жем ташып убара болушпайт.

Мурда күкүктөр да башка чымчыктарга окшоп уя салышчу экен. Кийинчерәэк эмнегедир жумурткасын ар кайсы уяга тууп таштай турған болушптур. Кәэде күкүк бутакты тишип учуп жөнөйт, уя салғысы келгенсип, ары-бери учуп жүрүп, бир маалда бутакты оозунан түшүрүп жиберет да, башка уяны издең жөнөйт. Бак-дарактардын душманы болгон түктүү курттарды жеп, күкүк чоң пайда келтириет.

## Тапшырмалар

- 1.Күкүк тууралуу ангеме түз.
- 2.Күкүктүн үнүн уккан күнүндү дептерине жазып кой.
3. Күкүктүн үнүн туурап бер.

## Табышмакты тап:

Атын өзү чакырган,  
Тал-терекке жашынган.  
Бакпайт экен баласын,  
Аны албетте табасын.

(К . . к)



## ЖАРАТЫЛЫШТАГЫ ҮНДӨР

Бактын арасына кирип, же суу жээгине барып, айланачөйрөнү бир азга тыңшасаң, ар кандай үндөрдү угушуң мүмкүн. Дароо эле бактын шуулдаганы же суунун шылдырап ағып жатканы угулат.

Гүлгө топтошуп аарылар ызылдайт. Чөптүн арасынан чегирткелер чырылдайт.

Бак ичинде күштар сайрайт, Өзгөчө булбул - ырчы күш. Ал кичинекей эле боз чымчык. Ошентсе да, булбулду бүт дүйнөдөгү элдер билишет. "Булбулдун үнүн уксам" деп эңсегендөр көп. Жакшы ырдаган ырчынын үнүн булбулга теңешет.

Торгойдун сайраганы да кызык. Ал асманга бийик көтөрүлүп алыш, канаттарын дирилдетип сайрайт. Кара чыйырчык ар кандай күштардын үнүн туурайт, ал тургай машинанын үнүн да туурай алат экен.

Каргалар каркылдайт. Сагызган шакылыктайт. "Сагызган шакылыктаса үйгө конок келет, жакшы же жаман кабар угасың" деп коюшат. Эгерде жарадар кара чыйырчыктын үнүн магнитофонго жаздырып келип угузса, ошол жердеги чымчыктардын баары учуп кетиштирил. Көрсө, жарадар чымчык: "Бул жерден тезинен качыла", - дептири.

Кечкисин бакалар чардайт. Ар бир айбанаттын өзүнчө үнү бар. Суурдун кароолчусу ышкырып белги бергенде жайылып жүргөндөрү ийиндерге кире качат.

Айбанаттарды үнүнөн тааныган адамдар болот. Айрымдар алардын үнүн туурай алат. Жаратылышта ар кандай сонун үндөр бар. Күндүн күркүрөгөнү, көлдүн шарпылдаганы, чөптүн шуудураганы, күштардын сайраганы музыкага окшош.

Музыкалык аспаптарды тааныйсыңбы? Сүрөттөн ооз комузду көрсөт.



Ошол үндөрдү комуздан күүсүнөн, кыл кыяктын, сурнайдын, темир комуздан добушунан да уга аласың. Мисалы, "Ак тамак, көк тамак" деген күү көгүчкөндөрдүн сайраганын билдирет.

## Суроолор

1. Сен жаратылыштан кандай үндөрдү уккансың?
2. Күштарды үнүнөн тааныйсыңбы?
3. Кайсы жаныбардын үнүн туурай аласың?
4. "Жаратылыштагы үндөр" деген темада ангеме түз.

## БУЛБУЛ

(Кыргыз эл жомогунаң)

Байыркы өткөн заманда бир чал менен булбул дос болуптур. Чал мергенчи да, комузчу да экен. Ал күндө мылттыгын ийинине асынып алыш, токойdon кийик атып келип жашап жүрөт. Токойдо сайраган түрдүү канаттуу күштардын үнүн угуп, үйүнө келгенде алардын үнүн туурап комуз чертип, түрдүү-түрдүү күү чыгарат.

Күндөрдүн бириnde булбул чалдын күүсүнө кызыгып:

- Досум, мага күүлөрүндү үйрөтүп койчу, - дейт.

- Макул, - деп, чал күндө комузун кубулжута чертет. Булбул тыңшап, күүнү аз-аздан үйрөнө баштайт. Бара-бара тим эле комуздай шаңшытып бүт үйрөнүп алат. -

Кийин булбул сонун сайрап калат. Элдин баары таң калып, булбулдуң үнүн уккусу келишет. Ошондо чал ага кайрылат:

- Досум, сенин сайраганың бүт элге жагып калды, бардыгы эле уккусу келишет, бирок күндүз элдин колу бошобөйт, сенин үнүндү жакшы угалбай жатышат. Ошондуктан сен түнкүсүн сайрагын, түнкүсүн эл бош болот, сайраганынды угуп, ырахаттанып калышат.

Булбул сайроону комуз күүсүнөн үйрөнүп, чал досунун айтуусу боюнча түнкүсүн сайрап калган экен.

Булбул апрель - май айларында сайрап, кийин сайрабай калат. Бул учурду булбулдуң "тили катты" деп коюшат.

## ЖАЗ - ЖАРАТЫЛЫШ МАЙРАМЫ

Жаздын келиши чоң кубаныч. Адегенде күн жылыган, аナン кар эрий баштаган. Ошол маалда кара чыйырчыктар келген.

8-Мартты майрамдаганбыз. Мұмкүн сен апаңа байчечекей тартуулагандырысың. Кай бир жерлерде кар эрип бүтө электе байчечекей гүл ачкан болчу. Мал төлдөп, козулактар, музоолор, кулундар туулган.

Келгин күштәр, кара чыйырчық, жылкычы чымчық, торгой, чабалекей, күкүк келген.

21-марта Ноорузду майрамдаганбыз.


21-марта күн узарып, күн менен түн тенелет - бир суткадагы 24 сааттын 12 сааты күн, 12 сааты түн болот. "Нооруз" - жаңы күн деген сөз. Илгерки ата-бабаларбыз Ноорузду Жаңы жыл катары майрамдашкан. Арчаны түтөтүп, үйүн, короосун аластап:

Алас-алас,  
Алас-алас  
Ар баләэден калас,  
Жаңы жыл келди,  
Эски жыл кетти.  
Алас-алас,  
Айдан аман  
Жылдан эсен бололу.  
Жакшылыкты тенир берди,  
Жарық күндү кецири берди.

Алас-алас, - дөп жаратылыштан, Жер энеден, асмандан, Күндөн жакшылық, мол түшүм суранышкан.

Бул күнү урушкандар жараашып, чогулуп тамак ичишкен. Буудайды, арпаны өндүрүп, андан нооруз көжө, сүмөлөк кайнатып ичишкен. Нооруз казак, өзбек, түркмөн, кыргыз жана башка мусулман элдеринин майрамы.

Жазында талаалар, тоонун беттери жашыл түргө келген. Ар кайсы жерден сары топчудай болгон каакымдарды көрчүбүз.



Кызгалдактар кыпкызыл болуп гүлдөгөн. Жалбырактары  
көбөйүп, бак-дарактар жашыл кийинген.

Мөмөлүү дарактар гүлдөгөндө укмуш кооз көрүндү,  
Адегенде өрүк гүлдөдү, анан шабдалы, анын артынан алма гүл  
ачты.

Демек, жаз - жаратылыш майрамы экен.

# АТА-БАБАДАН КАЛГАН ӨНӨР


## ЖҮНДӨН ЖАСАЛГАН БҮЮМДАР

Илгери, кыргыз жеринде ар кандай жапайы айбанаттар көп экен. Анда жерибиз азыркыдан да ажайып кооз болуптур. Кекилик, кыргоолдор бырпырап учуп, бугу-маралдар адамдан коркпой жакын эле жерде оттоп жүрүшүптур. Тоо эчкiler, жапайы койлор, аркар- кулжалар да бар экен.

Адамдар койду колго үйрөтө баштайт, кышкысын чөп берип койсо, алар өзү эле үйүр алып кетпей калышат.

Койдун жүнүнөн кийим жасап қийгенге үйрөнүшөт. Жүндү койдон кыркып алышып, үлпүлдөтүп тытып, ийик менен ийрип, жиптин түрүн (шоона, аркан) жасашат.

Жиптен таар согуп, куржун тигишет.



Шоона менен шырдак шырып, аркан менен мал байлашат, жүк таңышат. Жұндөн ала кийиз, шырдак, боз үйдүн жабуусун жасашат. Ошентип, адамдар жұндөн ар кандай кооз буюмдарды даярдашат. Жұндұ боёп шырдакка, алакийизге ар кандай оюуларды тұрдөп салышат.

Байқап көрсөнөр, оюулар көбүнчө бугунун, аркар, кулжанын мүйүзүнө окшош. Ар кандай айбанаттарга, тоого, сууга түспөлдөш оюулар да бар. Килем да жұндөн жасалат. Килемге жұн көп керек. Уз әжелер жип ийрип, боёп, түркүн түстөгү кооз килемдерди токушат. Ошентип, чебер колдуу адамдар илгерки кол өнөрчүлүктүү унуптай, өркүндөтүп келе жатышат.

Эчкиден үлпүлдөгөн тыбыт алынат. Эчкини атайын тарак менен тараپ, тыбытын алып, жоолук, күрмө түйсө болот. Элдер азыр аппак ангор эчкilerин көбөйтүшүүде.

Төөнүн жұнұн чууда деп коюшат. Чууданын дарылык касиети да бар. Оорукчан адамдар чуудадан токулган кийимди кийсе жылуу жана ыңгайлуу. Мына ошентип, малдын жұнуу кыргыз элиниң жашоосунда абдан маанилүү болгон.

**Сөз үйрөн:** шоона, аркан, тыбыт, чууда, куржун.

## Суроолор

1. Жұндөн кандай буюмдар жасалат?
2. Шырдак, алакийизди кантип жасайт?
3. Жұндұ әмне мөнен ийрийт? Ийик деген әмне?
4. Эчкинин жұнұн әмне дейт, төөнүкүнчү?

## Тапшырма

Үйүндөгү шырдак, алакийиздин оюусун, килемдин көчөтүн тарт. Дептериңе жұндөн жасалған буюмдардын аталаышын жаз.


Өзүңө жаккан буюмдарды сүрөттөп айтып бер.

## ТЕРИ БУЮМДАР

Кандай тери буюмдарды билесиң? Тери кайдан алынат? Терини кантип даярдайт?

Биз кийген бут кийимдердин көпчүлүгү териден жасалат. Тери жумшак, ийилчээк, суу өткөрбөйт, ичи түктүү болсо андан бетер жакшы, бутту үшүтпөй сууктан коргойт.

Териден түрдүү буюмдар даярдалат. Карман көрсөң жылмакай, көрүнүшү кооз. Чын эле, териден жасалганбы деп таңданасың. Илгери териден көөкөр, кенөчөк деген буюмдарды жасап, идиш катарында колдонуп, ага сүт, кымыз, суу куюп коюшчу. Ал тургай териден жаргак шым, куур тон тигип кийишкен. Чанач менен сабаны көпчүлүгүңөр билесиңер. Чанач эчкинин терисинен, саба уйдун терисинен жасалат.



### Суроолор жана тапшырмалар

Силердин үйдө кандай тери буюмдар бар?

Териден жасалган кандай улуттук буюмду билесиң? Атап бер.

Чанач менен саба эмнеге колдонулат? Алар эмненин терисинен жасалат?

Дептериңе териден жасалган буюмдардың атальшынын жаз.

**Сөз үйрөн:** Көлдөлөң, ичик, тон, көөкөр, кенөчөк, чанач, саба.





## БОЗ ҮЙ

Кыргыз эли илгертен журт которуп, көчүп-конуп жашашкан. Жайында жайлодо, кышында кыштоодо болушкан. Малдын жайыты түгөнгөндө чөбү көп жакка көчүп кетишкен. Көчкөндө боз үйдү чечип, таңып, төөгө, атка, өгүзгө жүктөп коюшкан. Ал эми жаңы жерге келгенде, боз үйдү кайрадан оңай эле тигип, үй кылып тургузуп алышкан.

Карагылачы, кандай гана ыңгайлуу! Үйдү көтөрүп кетсе болот экен да! Кыргыздар эчак эле үй салып, отурукташып, жашап калышса да боз үйдү унутушкан жок. Азыр майрамдарда, жайлодоо чыкканда боз үй тигилет.

Малчылар жайкысын боз үйдө жашайт. Боз үйдүн ичи жайында салкын? Кышында жылуулап алып жашаса да болот.

Боз үйдүн түзүлүшүн карап көрсөн, өзүнчө эле керемет.

Желими жок, мыгы жок  
Чебер уста жасаган.  
Ал кандай үй, төрт мезгил  
Ата-бабаң жашаган,

- деген табышмак "боз үй" деп табылат.

Чын эле, карап көрсөң мында мык жок, желим менен чапталбаган. Керегеси бүктөлөт жана жайылат, боолор менен байланып биригет. Тұндұғұ терезеге окшоп турат.

Уектарын талдан ийип жасайт. Боз үйдү мыкты усталар гана жасай алат.

Ал эми жабууларын, чийлерин, боолорун карап көрчү. Алардын ар биринин өзүнчө аттары бар. Туурдук, үзүк, тұндүк жабуу – булар боз үйдүн жабуулары. Ар биринин боосу бар. Булар да кооздолуп, оюу салынып, чачы тағылып, чеберчилик менен жасалған.

Ушунун баарын әрикпей отуруп алтын колдуу апалар жасайт. Алар өнөрүн кыздарына, келиндерине үйрөтүп, боз үй жасоо унутулған жок.

Жасалғалуу чоң үйдү "ак өргөө" деп коюшат. Төргө жүк жыйылат, туш кийиз тартылат. Жерге шырдақ, ала кийиз төшөлөт, жер төшөк салынат. Оң жакка чыгдан тартылат, ал чииден согулған. Чыгдандын ичине идиш-аяқ, тамак-аш коюлат. Чыгдан тарапка керегеге көөкөр, көнөчөк, аяк кап илинет. Сол жакка камчы илинет. Ээр-токумдар коюлат.

## Суроолор

1. Боз үй эмнеден жасалат?
2. Боз үйдүн жыгачтары кандай аталат?
3. Боз үйдүн ичи кандай жасалғанат? Идиш-аяқ кайсы жерге коюлат?

## Тапшырма

Сүрөттөн уук, керегени, тұндұқту көрсөт.



### Табышмакты тап!


Кыркырак акем өлөм дейт,  
Кырк уулу кырк жагынан жөлөйм дейт.

(У. к, Т. . . . . к)

Жетимиш кемпир жер тиштейт.

(К. . . . . е)

**Сөз үйрөн:** Уук, кереге, тұндүк, чыгдан, өргөө, туурдук, үзүк, тұндүк жабуу.



## АТ - АДАМДЫН КАНАТЫ


Атка минип алып бастырган кандай гана кызыктуу. Жалгыз мингендөн корксон, бирөөгө учкашып же өңөртүп алсан болот. Атка минип бастырганды билген да өзүнчө өнөр. Ат өзү эле баспайт, Аны тез же жай, кайсы жакты көздөй бастырышты сен билишиң керек. Аны билсең, ат сага баш ийип, каалаган жагына алып барат. Билбесең баспай тура берет.

Аттын түрлөрү бар. Баспай туруп алган атты кашаңат дейт. Азоодеп адамга баш ийбеген атты айтат. Азоо атка минген коркунучтуу, ал жыгып кетиши мүмкүн.

Күлүк аттар да бар. Алар жарышканда башка аттардан озуп кетет. "Ат чабыш", "Кыз куумай" деген оюндарды көрдүн беле?

Ат чабышта эң күлүк ат марага биринчи келет. Атты күлүк кылып адам таптайт. Спортсменге окшотуп, көп чуркатып көндүрсө, ат бир күнү күлүк болуп чыга келет. Ат үйрөткөн адамды кыргыздар саяпкер деп коюшат.

Күлүк аттар илгери көп болгон. Абдан күлүк





атты аргымак деп аташкан. Ал кезде машина, самолёт жок эле, алыс жактарга аргымакты минип алып, тез эле жетип келишкен. "Ат болбосо, ушунчалык алыска жөө качан жетет элек, ат – адамдын канаты турбайбы", - деп ата-бабаларыбыз атты досундай кадырлаган. Атка жемдин жакшысын берип, сылап-сыйпап багышкан. Атка күмүш менен кооздолгон ээртукум токуп жасалгалашчу.

Ат жабдыгын түрдөп жасашкан.

Кыргыздар аты жок жүргөн эмес. Ар бир адамдын аты болгон. Ошон үчүн үйүр-үйүр жылкы багышкан. Жылкыны шамдагай, күчтүү жигиттер кайтарган; Сүтүн саап, кымызын ичишкен. Кымыз көп ооруга дары болуп эсептелет. Жылкылар чөптүн жакшысын оттойт, ошон үчүн бээнин сүтү дары.

Ат ар дайым адамдын досу болуп келген. Илгери согуштарда чыдамкай, күчтүү, күлүк аттарды тандап минишкен. Мынданай атты тулпар деп коюшкан.

Манастын аты - Аккула, Төштүктүн аты - Чалқуйрук, Алмамбеттин аты - Сарала жардам берип, баатырлар көп жолу жеңишке ээ болушкан. "Ат - адамдын канаты", досу деген сөз бекер айтылбайт.

### **Суроолор**


- 1.Кашаң, азоо, күлүк, аргымак, жорго, тулпар деген кандай аттар?
- 2.Эпостордон, жомоктордон кандай аттарды билесин?
- 3.Күлүк атты кантип үйрөтөт?
- 4.Ат үйрөткөн адамды әмне дейт?

### **Тапшырма**

"Ат-адамдын канаты" деген төмада аңгеме түз, аттын сүрөтүн тарт.

Кашаң, азоо, күлүк, жорго, аттарды сүрөттөп бер.

**Сөз үйрөн:** Саяпкер, күлүк, жорго, аргымак, тулпар, азоо, кашаң.



## ТОЛУБАЙ СЫНЧЫ

Илгери өткөн заманда бир каардуу хан болуптур. Ал сынчыларга тулпар тандатыптыр. Жаңылган сынчыларды четинен жазалап өлтүрө бериптири.

Күндөрдүн бир күнүндө хандын жигиттери талаада жалгыз отурган кишини көрүшөт. Ал өлгөн аттын куу башын карап: "Сенин ченемсиз құлук экенинди ким билди, менин сынчы экенимди ким билди", - деп кайғырып отуруптур. Ал Толубай сынчы экен. Жигиттер аны дароо ханга алып жөнөшөт. Хан Толубайга: "Мага тулпар тандап бергин", - дейт.

Толубайдын алдынан бир нече күндөр бою жылқыларды чубатып өткөрөт. Толубай аттардын бириң да жактырбайт. Айылдагы аттын баарын алып келишет. Сынчыга эч бири

жакпайт. Акырында бир кедейдин жүдөгөн чаар атын алып келишет. Толубай аны көрүп: "Ханым, мына чыныгы тулпар ушу", - дейт. Хан ачууланып, Толубайдын эки көзүн ойдуртуп таштайт. Толубай чаар атты сурап алат. Жаман чаар атты сынчы кырк күн жакшылап бағат. Кырк күндөн кийин чаар ат онолуп, сонун тулпар болуп чыга келет. Сынчы күлүккө кемпирин мингизип, өзү учкашып ханга барат.

- Эй, көөдөк ханым, мына баягы сен чанган чаар тулпар. Кыйын болсоң жетип ал! – деп чаап жөнөйт.

Толубайдын чаар тулпарына бир да күлүк жетпей коюптур. Толубай көзү көрбөгөндүктөн жакындалп келип калган аттардын кандай экенин кемпиринен сурайт. Кер ат жакындалп калганда Күндү карай чабышат. Кер аттын башына күн өтүп, чуркай албай калып калат.

Кер кашка ат жакындағанда таштуу жолго салышат, мунун туягы жука экен, баса албай калып калат. Кызыл ат жакындалп калганда токтой калып, аны макташат. Кызыл ат мактанчаақ экен, ал да калып калат. Ошентип, Толубай эч кимге жеткирбей ханды уят кылып кетиптири.

## ЖАЙ

Биз жакка жай келди. Окуу жылы аяктап, эми жайкы эс алууга тараисың. Сен «Мекен таануу» сабагынан көп нерсени окуп, билдин. Гүл кантип өсүп жатканын, гүлдөн эмне пайда болоорун, аарылар эмнеге гүлгө топтошуп ызылдаганын, кумурска эмне үчүн шашып бара жатканын, күштэр эмне деп сайрап жатканын, балапандарын кайда багаарын билесин.

Сен өсүмдүктөргө жана жаныбарларга байкоо жүргүзө аласың. Өсүп келе жаткан даракты үзсө, чөптүү тебелесе, уядагы балапанга тийсе, бакка, жылан, кескелдирик өлтүрсө убал болоорун билесиң.

Баканын көнөкбаштарын таш менен уруп өлтүрбөйсүң. Себеби, алар суудагы курттарды, чиркейдин балдарын жеп, сууну тазалап жатат. Бака, ташбака, кескелдирик, жыландар жерде кыбырап жүргөн алсыз жана аянычтуу жандыктар. Алар жылдан жылга азайып жатат. Ошон учун аларга тийбе!

Жай айлары – кулжа (июнь), теке (июль), баш оона (август).

Жай эң сонун мезгил. Жайында күн узарып, түн кыскарат. Айлана кулпунуп жаратылыш көркүнө чыгат. Асман көпкөк, жер жашыл, кызыл-тазыл түркүн гүлдөр жайнайт. Мөмө-жемиштер бышып жетилип турган кез болот. Жаратылыштан түркүн түстөрдү көрсүң.

Каакым жазда кандай эле. Сары топчудай болуп чөптүн арасынан сонун көрүнчү. Жайда сабагы узарып өстү, анан бир күнү эле гүлдүн ордуна шардай тоголок үлпүлдөк пайда болду. Уйлөп койсоң учуп кетет. Бул анын уругу. Уругу топуракка түшөт, андан каакым өсүп чыгат

Ал эми жазда туулган козу азыр кандай? Оюн салып жүрөт. Чонооип калды.

Тоолуу жерде жайында малчылар, өз менчигин баккан элдер жайлоолорго көчүшөт. Боз үйлөрүн тигип алып эс алышат, малдарын багышат. Жайлоонун чөбүн жеген мал жакшы семирет. Кымыз, айран-сүт, каймак-май жасап, сүзмө куюп, курут жасап кышка кам көрүшөт, ден-соолуктарын чындашат.

Жайлоодо аба таза жана салкын. Түркүн гүлдөрдүн жыты аңкып, карагай-чердин кооздугу кимди болбосун суктандырат.

Таанып билгендер даары чөптөрдү терип кургатып алышат.

Дары чөптөрдөн, гүлдөрдөн катырып гербариј даярда. Жанжаныбарларга, күштарга байкоо жүргүз. Алар жайында тукумуна кам көрүп, балдарын чоңойтуп алууга аракеттенишет. Жайкы каникулда байкагандарынды дептерине жазып жүр. Сууга түшүп, күнгө кактанып, дененди чында.

## МАЗМУНУ

АТАЖУРТ .....	3
БИЗ ЖАШАГАН ЖЕР .....	5
КҮЗ КЕЛДИ (Экскурсия) .....	6
АТА МЕКЕНИМ - КЫРГЫЗСТАН .....	10
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГИМНИ .....	10
МЕНИН ШААРЫМ .....	12
КАСИЕТТҮҮ МЕКЕНИМ БАБАМ МАНАС ЖЕРГЕСИ ....	13
СУЛАЙМАН ТОО .....	14
КЕРЕМЕТТҮҮ ҮІСҮК - КӨЛ .....	15
ЖЕРИМДИН СУСУ - ДАРЫ .....	16
БУРАНА .....	16
ЖАРАТЫЛЫШ ДЕГЕН ЭМНЕ? .....	18
ЖЕР ЖАНА КҮН .....	20
ҮІСҮК ЖАНА СУУК, ТЕРМОМЕТР .....	21
ЖЫЛ МЕЗГИЛДЕРИ .....	22
ЖЕР ЭНЕ .....	24
ЖЕР БЕТИНДЕГИ ӨСҮМДҮКТӨРДҮН	
АР ТҮРДҮҮЛҮГҮ .....	26
ӨСҮМДҮКТҮН ТҮЗҮЛҮШУ .....	26
ЖАШЫЛЧАЛАР ЖАНА МӨМӨ-ЖЕМИШТЕР .....	29
БУУДАЙ ЖӨНҮНДӨ ЖОМОК .....	31
ПАХТА .....	33
ТАЛААЛАРДА ЭМНЕ ӨСӨТ? .....	35
АДАМ ӨСҮМДҮКТӨН ЭМНЕ АЛАТ? .....	37
ӨСҮМДҮКТҮН ӨСҮШҮНӨ КЕРЕКТҮҮ	
ШАРТТАР .....	39
КЫШ .....	42
КЫШ КЕЛДИ .....	42
КАР МЕНЕН МУЗ .....	43
ЖАНЫБАРЛАР КАНТИП КЫШТАЙТ? .....	44

АСАНКАЙГЫ .....	46
ЖАНЫБАРЛАР КАНТИП ЖАШАЙТ? .....	47
ҮЙ КАНАТТУУЛАРЫ .....	48
ААРЫ .....	50
КУМУРСКА .....	52
КӨПӨЛӨКТӨР .....	54
ЧЫМЫН .....	55
БАКА ЖӨНҮНДӨ АҢГЕМЕ .....	56
ЖЫЛАН .....	57
ТӨРТ ТҮЛҮК МАЛ .....	59
МАЛДЫН ТҮРЛӨРҮ .....	59
АДАМ ЖАНА ЖАНЫБАРЛАР ДҮЙНӨСҮ .....	61
ЖАЗ .....	64
ЖАЗ КЕЛДИ (Экскурсия) .....	64
ЖАЗ КАБАРЧЫЛАРЫ .....	65
ЖАЗГЫ ТӨЛ .....	66
ЖАНЫБАРЛАР КАНТИП ЧО҃ОЁТ? .....	66
ӨСҮМДҮКТӨР ОЙГОНДУ .....	68
ӨСҮМДҮКТҮН УРУКТАН ӨНҮП ЧЫГЫШЫ .....	69
КУШТАР УЯ САЛАТ .....	71
УБАЛ .....	73
ЖАРАТЫЛЫШТАГЫ ҮНДӨР .....	77
БУЛБУЛ .....	79
ЖАЗ - ЖАРАТЫЛЫШ МАЙРАМЫ .....	80
АТА-БАБАДАН КАЛГАН ӨНӨР .....	82
ЖУНДӨН ЖАСАЛГАН БЮОМДАР .....	82
ТЕРИ БЮОМДАР .....	84
БОЗ ҮЙ .....	85
АТ - АДАМДЫН КАНАТЫ .....	88
ТОЛУБАЙ СЫНЧЫ .....	91

*Сарыбек  
Жарасу*

Окуу куралы

**Мамбетова Заря Жусуповна**

**МЕКЕН ТААНУУ  
ЖАРАТЫЛЫШ ЖАНА БИЗ**

*2-класс учүн окуу китеби*

**Редактор С. Төлөгөнова  
Художник И. Васильев**

Компьютерге даярдаган Э. Исаков

Офсеттик басуу. Офсет кагазы 80 гр.  
Форматы 70x100 1/16. Көлөмү 6,0 б. т.

Нускасы 1000 даана.



